

КЫРГ.

2023-13

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ

А. А. АЛТМЫШБАЕВ атындағы ФИЛОСОФИЯ, УКУК ЖАНА
СОЦИАЛДЫҚ-САЯСИЙ ИЗИЛДӨӨЛӨР ИНСТИТУТУ

ЖУСУП БАЛАСАГЫН атындағы КЫРГЫЗ УЛУТТУК
УНИВЕРСИТЕТИ

Д 09.22.657 ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕҢЕШ

Кол жазма укугунда

УДК: 172.1:930. 1(575.2)(04)

КОЗУБАЕВ ӘСҚӨНБАЙ

КЫРГЫЗ ЭЛИНИН ЭТИКАЛЫҚ ОЙЛОМ ТАРЫХЫНЫН
ДИНАМИКАСЫ

09.00.03 – философиянын тарыхы

Философия илимдеринин доктору оқумуштуулук даражасын
изденип алуу үчүн жазылган диссертациянын

АВТОРЕФЕРАТЫ

БИШКЕК - 2023

Диссертациялык иш Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын А.А.Алтышбаев атындагы Философия, укук жана социалдык-саясий изилдоолор институтунда аткарылды.

Илимий консультанты: Мукасов Ысманалы Мукасович

КР УИАнын академиги, философия илимдеринин доктору, профессор, КР УИАнын А.А.Алтышбаев атындагы Философия, укук жана социалдык-саясий изилдоолор институтунун улуттук жана чет элдер философиясы болумунун башчысы

Расмий оппоненттер: Джусупбеков Азизбек Кылышбекович

философия илимдеринин доктору, профессор, Б.Турусбеков атындагы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын гуманитардык илимдер кафедрасынын профессору

Усупова Чолпон Сабыровна
философия илимдеринин доктору, И.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын философия жана коомдук илимдер кафедрасынын башчысы

Исааков Кубанычбек Абдықадырович
философия илимдеринин доктору, Ош мамлекеттик университетинин философия жана саясат таануу кафедрасынын профессору

Жетектоочу мекеме: И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик

университетинин философия жана гуманитардык дисциплиналар кафедрасы. Дареги: 720023, Бишкек ш., Саманчин кочосу, 10


Диссертациялык иш 2023-жылдын 24-мартиңда saat 13:00де Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын А.А.Алтышбаев атындагы Философия, укук жана социалдык-саясий изилдоолор институту жана Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине караштуу философия илимдери боюнча докторлук (кандидаттык), маданият таануу жана искуство таануу боюнча кандидаттык диссертацияларды коргоо үчүн түзүлгөн Д 09.22.657 диссертациялык кеңештин жыйынында корголот. Дареги: 720071, Бишкек ш., Чүй проспекти, 265-а.

Коргоонун идентификатору: <https://vc.vak.kg/b/092-awn-inx-ylr>

Диссертация менен КР УИАнын Борбордук илимий китепканасынан (720071, Бишкек ш., Чүй проспекти, 265-а), Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Илимий китепканасынан (720033, Бишкек ш., Фрунзе кочосу, 547) жана диссертациялык кеңештин сайтынан таанышууга болот (<https://vak.kg/>).

Автореферат 2023-жылдын 22-февралында таркатылган.

Диссертациялык кеңештин окумуштуу катчысы, философия илимдеринин кандидаты, доцент



З. А. Альмуханов

ИШТИН ЖАЛПЫ МУНӨЗДӨМӨСҮ

Теманы изилдеөнүү актуалдуулугу. Кыргыз элинин тарыхы алмустак замандан наар алып, эчен кылымдарды кезип, өзөгүн өркүндөтүп уланып келе жатат. Бери дегенде, биздин заманга чейинки III кылымдагы Кытай жылнаамаларында кыргыздар «гянь-гунь», «гэ-гунь» деген атальштар менен белгилүү болгондугу маалым. Чындыгында эле, эки миң жыл ашуун мурдагы жазма эстеликтерде кыргыз элинин тарыхына түзөн-түз же кыйыр тиешелүү этномимдер жана топонимдер жөнүндө маалыматтар арбын.

Туу чокусунда адам акылынын асыл туундусу болгон «Манас» эпосу турган кыргыз элинин руханий маданияттын көп салаалуу тарыхы качан да болсо илимий кызыкчылыктын объекти болуп келет. Себеби откөн тарых менен учурдагы доордун диалектикалык ажырагыс туташ байланышы дайыма түбөлүктүү. Ушундан улам карт тарыхтын сабактары социумдун жаңы муун өкүлдөрү үчүн таанып-билиүнүн бирден-бир зарыл булагы болуп эсептелет. Демек, откөн тарыхты таанып-билиүнүн актуалдуулугу ар убак зарыл болгон чындык.

Откөн тарых менен учурдун байланышы бир гана теориялык же философиялык таанып-билиүү үчүн эмес, практикалык жактан да актуалдуу. Откөндүн баалуулуктары, айрыкча, руханий маданияттын улуу мурастары азыркы социалдык практикада да өз маани-мазмунун сактап келатат. Маселен, өз мазмунуна откөндүн көп кылымдык адеп-ахлак казынаасын камтыган элдик этиканын бай тажрыйбасын таанып билбей туруп, азыркы ар таралтуу онүүккон, кыргыз элинин улуттук нарк-насилине каныккан адамды калыптандыруу мүмкүн эместигинде талаш жок. Откөн руханий казына, анын ичинде этикалык парадигмалар да бир эле байыркылыгы менен баалуу десек бир жактуу түяннак болмокчу. Ошол эзелки бай казынанын ичинен нукура элдик, прогрессивдүү баалуулуктар гана азыркы руханий маданияттын, анын ичинде адептик-иравалык маданияттын келечек онүгүшүшүнө объективдүү зарыл өбелгө боло алат.

Этикалык түшүнүктөр – жалпы коомдук процесстин онүгүп-өзөрүү мыйзамченемдүүлүлүгүнүн ажырагыс жагы. Ал өз табиятында адамзаттык тарыхы болумуштуу чагылдырып турат. Кайсыл гана элдин болбосун этикалык ойлом тарыхы жалпы адамзаттык тарыхын процесстер менен биримдикте болот. Бирок мунун өзү тигил же бул элдин улуттук маданияттын, философиясын анын ичинде этикалык ойлом тарыхын өзүнчө окуп билүүнүн зарылдыгын таңбайт. Ар бир элдин этикалык парадигмалары алардын адеп-ахлак түшүнүктөрү, идеалдары албетте, бүткүл адамзаттык тарыхтын ажырагыс бир болугу катары онүгүп, өзөрүп келет. Көп кылымдык тарыхы бар кыргыз элинин этикалык ойлом системасы бол мыйзам ченемдүүлүктөн сыртта турбайт. Ошондуктан кыргыз элинин этикалык ойлом тарыхын бүткүл адамзаттык этикалык баалуулуктардын, түшүнүктөрдүн алкагында талдоо – актуалдуу маселелердин бири болуп саналат.

Диссертациянын темасынын приоритеттүү илимий бағыттар, ири илимий программалар (долбоорлор), билім берүү жана илимий мекемелер тарабынан жүргүзүлүүчү негизги илимий-изилдөө иштери менен болгон байланышы. Диссертациялык иштин темасы Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын А.А.Алтынбаев атындагы Философия, укук жана социалдық-саясий изилдөөлөр институтунун тематикалык планына кирет.

Изилдөөнүн максаты жана мілдеттери. Диссертациялык иштин максаты эмпирикалык этиканын эволюциялык динамикасын кыргыз элинин улуттук этикалык ойлом тарыхынын мисалында изилдөөге алып, этикалык практика менен теориянын ажырагыс биримдигин тарыхтуулук принципинин негизинде философиялык талдоо. Белгіленген максатка ылайык иштин төмөнкү мілдеттери аныкталды:

- изилдөөнүн темасына байланыштуу адабияттарга сереп жүргүзүү;
- философиянын өнүгүү контекстидеги жакшылык жана жамандык түшүнкөтөрүн илктөө;
- моралдын тарыхый-философиялык экспликациясын кароо;
- эмпирикалык этиканын табиятын ачып көрсөтүү;
- мифтик аң-сезимдин этикалык парадигмаларын тастыктоо;
- кыргыз элинин этикалык ойлом тарыхындағы фольклорду философиялык-дидактикалык маанисин изилдөө;
- Жусуп Баласагындын гуманисттик социалдық-етикалык көз караштарын талдоо;
- легендарлуу ырчылардын этикалык ой-пикирлерин кароо;
- заманчыл ақындардын этикалык идеяларын илктөө;
- демократ ақындардын чыгармаларындағы адеп-ахлактуулук проблемасын ачып көрсөтүү;
- алам менен адамдын биримдигинин этикалык жағдайларына токтолуу;
- азыркы илимдин этикалык өңүтүн саресеп салуу.

Диссертациялык иштин илимий жаңылығы. Кыргыз элинин социалдық-етикалык көз караштарынын тарыхы, курамы жана эволюциясы алгачкы жолу диалектиканын принциптеринин негизинде ырааттуу системаланып философиялык анализе алынышы диссертациялык иштин илимий жаңылығы болуп эсептелет. Тактап айтканда эмгекте:

- кыргыз элинин этикалык ойломунун тигил же бул жагын ар тараптуу өнүттө караган илимий адабияттар талданды;
- философиянын өнүгүү контекстидеги жакшылык жана жамандык түшүнкөтөрү илктөндөн;
- моралдын тарыхый-философиялык түшүндүрмөсү карадалды;
- эмпирикалык этиканын табияты ачылды;
- мифтердин этикалык мазмуну аныкталды жана мифологиянын моралдык рефлексиясынын өзгөчөлүктөрү тастыкталды;
- фольклордун философиялык-дидактикалык мааниси изилдөндөнди;
- Жусуп Баласагындын гуманисттик этикасынын социалдық маңызы талданды;

- легендарлуу ойчулдардын этикалык ой-пикирлери философиялык реконс-трукциялоого алынды;
- заманчыл ақындардын этикалык идеялары илктөндөн;
- демократ ақындардын чыгармаларындағы адеп-ахлактык түшүнүктөрдүн философиялык табияты карадалды;
- алам менен адам биримдигинин жана карама-каршылығынын этикалык жагы илктөндөн;
- азыркы илимдин этикасынын глобалдык актуалдуулугу аныкталды.

Алынган натыйжалардын практикалык маанилүүлүгү. Диссертациялык иштин негизги теориялык жоболорун кыргыз элинин философиялык, этикалык парадигмаларын мындан аркы изилдөө, алардын өзгөчөлүгүн терен түшүнүүде жана өнүгүшүнүн негизги бағыттарын аныктоодо, рухий баалуулуктардын ырааттуулугундагы жүрүм-турумга байланыштуу кез караштарды ачып көрсөтүүде кенири колдонууга болот.

Изилдөөнүн жыйынтыктары Кыргызстандын рухий жашоосунун азыркы кездеги мазмунун, бағытын байтууга, окуу-билим процессине, моралдык нарк-насилдерди үгүттөө, жайылтуу ишмердүүлүгүнө жана жаш муундарды тарбиялоого салым болмочу.

Иштин материалдарын, анын теориялык жоболорун жана методологиялык жыйынтыктарын аспиранттарга жана студенттерге философиянын тарыхы, маданияттын философиясы, этикалык ойломдун тарыхы жана педагогика буюнча лекцияларды окууда, семинардык сабактарды өтүүде кенири пайдаланса болот. Ошондой эле илктөөнүн корутундулары адеп-ахлакка байланыштуу максаттуу мамлекеттик иш-чараларды иштеп чыгуу процессине кенири пайдаланууга арзыйт.

Диссертациянын коргоого коюлуучу негизги жоболору.

– Кыргыз элинин этикалык ойлом тарыхынын тигил же бул жагын изилдөөде маанилүү иштер жасалган жана көптөгөн материалдар топтолгон. Бирок аларда кыргыз элинин этикалык ойломунун айрым гана жактары карапып, жалпы өнүгүү динамикасы бир бүтүндүктүү түзгөн система катары талдоодон өткөн эмес. Кыргыз элинин моралдык аң-сезимин мүнөздөгөн этикалык түшүнүктөрдүн жалпы тенденциялары, мыйзам ченемдүүлүктөрү жана өзгөчөлүктөрү тарыхый-философиялык изилдөөлөрдө бардык жагын камтыган илимий изилдөөгө алына элек.

– Философиянын тарыхындағы жакшылык жана жамандык түшүнүктөрү башка этикалык түшүнүктөрғө караганда ойчулдардын көңүлүн өзүнө көбүреек бурган, анткени алар адеп менен адепсиздикти чектеген моралдык диалектиканын чагылдыруунун эң жалпы формасы. Моралдык жакшылык жана жамандык түшүнүктөрүнүн калыптанышы, өнүгүү жана өз ара байланышы практикалык реалдуулуктун императивдик ишеним талаптарына, адамдын аң-сезиминин өнүгүү мыйзамдарына жараша ар кандай философиялык системаларда ар башка болгон. Жакшылык менен жамандык жөнүндөгү ой жүгүртүүлөр доордон доорго, аймактан аймакка өтүү менен тыныссыз өзгөрүп турган.

— Мораль – социалдык мамилелердин маанилүү жагы, коомдук турмуштун өзгөчө көрүнүшү. Моралдын зарыл элементтери деп адам баласынын моралдык жактан бааланган жүрүм-турумун, моралдык мамилени жана моралдык аң-сезимди атоого болот. Моралдык аң-сезимдин функционалдык моделдеринин бири – этикалык ой жүгүртүү болуп эсептелет. Адам баласынын дээрлик бардык иш-аракеттери этикалык ой жүгүртүү аркылуу ётөт, анда чагылдырылат жана бааланат. Моралдын нормалары, принциптери, түшүнүктөрү жалпы коомдук мұдее талаптар менен текстеш.

— Этикалык түшүнүктөр эки деңгээлде калыптанып өздөштүрүлөт: эмпирикалык жана теориялык. Кыргыз элинин социалдык этикалык түшүнүктөрү эмпирикалык моралдын деңгээлинде калыптанган. Бирок социалдык практикага мүнездүү болгон жүрүм-турум, карама-каршылыктар, байланыштар, мамилелер боюнча эмпирикалык этиканын да белгилүү бир деңгээлдеги системалуу структурасы бар. Кыргыз элинин ёткен учурдагы философиялык этикалык идеялары жалпыланган абстракттуу универсалийлердин арапашмасы эмес. Алар – коомду таанып-білүүнүн, өздөштүрүүнүн, улантуунун динамикалык мыйзам ченемдүүлүктөрү. Ошол динамикалык процесстин натыйжасында кыргыз коому өзүнүн моралдык-етикалык, маданий-философиялык байказынасын түзгөн.

— Кыргыз элинин көне тарыхы, этикалык нарк-насилии камтыган ернектүү сөздөрү, омоктуу осуяттары кагазда эмес, мифологиялык аныз-аңгемелерде, уламыштарда, макал-лакантарда, эпикалык чыгармаларда сакталып, укум-тукумга уланган. Булардын ичинде адамзат тарыхынын алмустак доорунда калыптанган мифологиялык дүйнө түшүнүү аалам жана адам, алардын ортосундагы татаал байланышты, жакши-жаман, өмүр-өлүм сыйктуу бири-бирин танып турган дихотомиялуу түшүнүктөрдү кыял чабыттатып аңдал билүүгө аракеттеген. Карама-каршы күчтердүн туруктуу күрөшүн ақыл таразасына салып ой калчоо дүйнөлүк философияга таандык касиет. Анын башшаты – мифология.

— Кыргыз элинин этикалык ойлом тарыхы жөнүндө сөз болгондо, биринчи кезекте, албетте, элдик оозеки чыгармачылыкка кайрылууга тура келет. Анткени, фольклордо катылган даанышмандык – адамзаттын чындыкка объективидүү ой жүгүртүүгө жасаган алгачкы аракети. Ал эми оозеки чыгармачылыкта камтылган социалдык-етикалык идеялар конкреттүү тарыхый тажрыйбанын негизинде кыргыздардын этикалык изденүүсүн кенен чагылдырган. Ушундан улам кыргыз фольклорунун социалдык-етикалык мазмунун ретроспективдүү турдө карап, анын баалуулуктар системасын реконструкциялоо ётө маанилүү.

— Жусуп Баласагын өзүнүн «Кут билим» поэмасында саясий-социалдык кез караштарды, түшүнүктөрдүн этикалык түшүнүктөрдүн призмасы аркылуу туюнтыкан. Ал өз заманындағы этикалык принциптерди, идеяларды ошол доордун маданияты, дини менен туташ байланышта талдаган. Бул чыгармасында автор дүйнө тааным системасында рационалисттик салттуулукка, башкача айтканда, адам ақылынын, илим-билимдин артыкчылыктарына өзгөчө баа берип, аздектеп, коомдун жана мамлекеттин

өнүгүшүндө илим менен билимдин маанисин баса белгилеген. Ойчулдуң пикирине ылайык, ақыл-эс, билим – адам нарктуулугунун башкы критерий. Жусуп Баласагындын «Кут билим» поэмасы адам баласына ар убак руханий азық болуучу гуманисттик мазмундагы этикалык кодекс катары баалоого татыктуу.

— Легендарлуу ойчулдар табияттын жана коомдун ар түрдүү кубулуштарын объективидүү түшүндүрүүгө, моралдын принциптерин, адеп-ахлактык эрежелерди мезгилдин талабына ылайык негиздөөгө аракет жасашкан. Алардын философиялык-етикалык ой-пикирлерине мүнөздүү негизги өзгөчөлүк болуп адам жашоосундагы гумандуулукту баалоого болгон аракеттери эсептелет. Легендарлуу ойчулдардын социалдык жактан адилетсиздикке каршы пикирлери, башкаруучулардын социалдык жактан адилетсиз иш-аракеттерин сынга алуулары, гуманизмди жана моралдык тазалыкты даңазалоолору, ошондой эле табияттын кубулуштары жөнүндөгү объективидүү, гумандуу ой жүгүртүүлөрү кыргыз элинин этикалык ойломунун өнүгүшүнүн кийинки этаптарына оц таасирин тийгизген.

— Заманчыл акындардын этикалык идеялары, негизинен, дидактикалык мүнөзгө ээ болгон. Алар адамдарды моралдык нормаларга жат кылыш-жоруктардан арылтууга жана изги, боорукер иш жасоого багыттоо максатын көздөгөн. Алар өзүлөрү жашашкан карама-каршылыктуу доордо ақыл-насаат, кеп-кеңеш айтуу, үйрөтүп жол көрсөтүү адамдардын адеп-ахлактык жактан жетилиши үчүн негизги жол деп ишенишкен. Заманчыл акындардын көз караштарында этикалык түшүнүктөр көп учурда диний элементтер менен жуурулушкан. Алар үчүн дин бул Кудайга, тиги дүйнөнүн бардыгына адеп ахлактуулуктун позициясында туруп ишениүү эле эмес, ал жогорку моралдык абсолют катары да кызмат кылат.

— Адамзат турмушундагы ар кыл жагдайларды ақыл таразасына салып ой калчаган салттуулук дүйнөлүк поэзияга ар кашан да мүнөздүү болгон. Коомдогу оош-кыйыш көрүнүштөр туралуу демократ акындардын чыгармаларында ой толгоолор арбын. Асырессе, акындык поэзиядан баш-аягы калыптанган бир бүтүн философиялык системаны таба коую кыйын. Антсе да, поэзия көркөм рухтун кайталангыс символу катары белгилүү бир даражада гносеологиялык, аксиологиялык, логикалык маанигө ээ. Бул мыйзамченемдүүлүк кыргыз оозеки поэзиясына да мүнөздүү. Анда өмүр менен өлүм, айкөлдүк менен арамзалык, ак ниеттик менен караөзгөйлүк, адептүүлүк менен наадандык, берешендик менен сарандык сыйктуу түбөлүктүү проблемалардын тегерегинде философиялык өнүттөгү өзөктүү көркөм-етикалык табиттеги ойлор камтылган. Бир сөз менен айтканда акындар чыгармачылыгында инсаниятчылык темасы борбордук орунда турат.

— Этика, баарынан мурда, жаратылышка объект катары карайт, ага карата, биринчиден, адамдардын бири-бири менен болгон адеп-ахлактык мамилелери көрүнүп турат. Экинчиден, алардын жаратылыштын өнүгүшүнө түздөн-түз байланыштуу болгон моралдык принциптери жана ишенимдери ачылат. Табиятка карата мамиленин этикалык маселелердин алкагында каралышы экологиялык этиканын категорияларынын мазмунун байтууга өбөлгө түзөт.

– Илимий-техникалык прогресстин тынымсыз алдыга умтулуусу дээрлик бардык пайдалуу ойлоп табуулар жана илимий иштеп чыгуулар биринчи кезекте экономикага салым кошуп гана тим болбостон, адамзатты кээде алдын-ала айтууга кыйын болгон чакырыктар менен тобокелчиликтердин алдына кооп жатканына кубөбүз. Ушундан улам илим өнүгүп бара жаткан азыркы доордо анын этикалык жагынын глобалдык актуалдуулугуна көнүл буруп, философиялык рефлексия жасоо өзгөчө маанилүү.

Изденүүчүнүн жеке салымы. Кыргыз элинин этикалык ойломунун генезисине жана эволюциясына жүргүзүлгөн илимий-концептуалдуу талдоонун негизинде чыгарылган илимий тыянактар жана жоболор изденүүчүнүн кыргыз элдик философемаларынын тарыхын изилдөө багытына киргизген жеке салымы болуп эсептелец.

Диссертациянын натыйжаларынын аprobацияланышы. Диссертациянын негизги тыянактары жана жоболору «История философии как наука: Теория и методология» (Ашхабад, 1979); «Диалектика национального и международного» (Фрунзе, 1981); «Методологические и мировоззренческие проблемы истории философии» (Москва, 1986), «История философии и современность: IV региональные философские чтения ученых республик Средней Азии и Казахстана» (Душанбе, 1988), «Знание: Семантика и прагматика» (Фрунзе, 1991), «Проблемы комплексного изучения эпоса «Манас» (Бишкек, 1995), «Современность: Философские и правовые проблемы» (Бишкек, 2006), «Актуальные проблемы онтологии и социальной экологии» (Бишкек, 2019), «Традиционное музыкальное искусство в мировоззрении и культуре этносов» (Бишкек, 2019), «Таласский курултай: Исторический анализ» (Тараз, 2019), «Современность и социальное развитие: Состояние и вызовы» (Бишкек, 2020), «Кутадгу билиг» – великое наследие тюркской письменной культуры» (Ташкент, 2020), «Философские и литературные наследия суфизма» (Бишкек, 2021), «Природа научного знания» (Бишкек, 2021), «Традиционная культура тюркоязычных народов» (Алматы, 2021), Академик А. А. Алтыншбаев – один из основателей Академии наук и профессиональной философии в Кыргызстане» (Бишкек, 2022), «Музыка тюркоязычного мира» (Чолпон-Ата, 2022) сыйктуу Эл аралык жана Республикалык илимий-теорияларында аprobацияланган.

Диссертациянын натыйжаларынын толук жарыяланышы. Иштин негизги илимий жыйынтыктары беш монографияда, жүздөн ашуун илимий макалаларда, алардын ичинен 14 илимий макала чет элдик басмаларда жарыяланды.

Диссертациянын түзүлүшү жана көлемү. Иштин түзүлүшү изилдөөнүн негизги максаттарына жана милдеттерине ылайыкталган. Диссертация киришүүден, он уч бөлүмдү камтыган беш баптан, корутундудан жана колдонулган адабияттардын тизмесинен турат. Диссертациянын жалпы көлемү – 260 бет. Колдонулган адабияттардын саны – 320.

ИШТИН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ

Киришүүдо диссертациянын темасынын актуалдуулугу негизделип, анын ири илимий программалар (долбоорлор) жана негизги илимий – изилдөө иштери менен болгон байланышы, максаты жана милдеттери, илимий

жанылыгы, алынган натыйжаларынын практикалык маанилүүлүгү, коргоого көюлуучу жоболору, изденүүчүнүн жеке салымы аныкталып, изилдөөнүн натыйжаларынын аprobацияланышы, диссертациянын жыйынтыктарынын толук жарыяланышы, түзүлүшү жана көлемү туурасында маалыматтар берилген.

«Моралдык ан-сезим жана этикалык ойломдун тарыхый-философиялык реконструкциясы» деп аталган биринчи бапта этикалык ойломго байланыштуу илимий адабияттарга анализ жүргүзүлүп, жакшылык жана жамандык түшүнүктөрүнө берилген философтордун көз караштары каралган.

Биринчи баптын «Этикалык ойлом философиялык изилдөөнүн объектти катары» аттуу биринчи белүгүндө философия илиминдеги этикага жана кыргыз элинин этикалык ойломуна байланыштуу изилдөөлөр талдоодон еткөн.

Философия илиминин тарыхында адамзат жашоосунун этикалык маңызына туруктуу түрдө өзгөчө көнүл буруулуп, далай талаш-тартыштуу окуулар, концепциялар айтылып да, жазылып да келет. Советтик философия илиминде да этикалык изилдөөлөр байма-бай жүргүзүлүп турган. Алардын айрымдарын белгилеп кетүүгө болот. Мисалы, С. Ф. Анисимов, Л. М. Архангельский, Э. А. Баллер, В. А. Блюмин, М. С. Бурабаев, В. Т. Ганжин, А. А. Гусейнов, Ю. Ж. Жумабаев, О. Г. Дробницкий, В. П. Кобляков, С. Н. Косолапов, Г. В. Кузнецова, А. И. Титаренко жана башка көптеген авторлордун эмгектери моралдык ан-сезимдин, этиканын нормаларынын жана принциптеринин, мораль жана этиканын теориясы менен практикасынын ар түрдүү маселелерине арналган. Башкалардык сыйктуу эле бул изилдөөчүлөрдүн эмгектери теориялык жактан чоң мааниге ээ болуп, моралдын конкреттүү тарыхый-логикалык табиятын шарттаган факторлорду талдоого алып, этиканын категорияларынын жана принциптеринин диалектикасынын онтологиялык жана гносеологиялык негиздерин илнитетен.

Кыргыздардын этикалык дүйнө түшүнүүсү, улуттук моралдык ан-сезим, салттуу этикалык нормалар, принциптер, түшүнүктөр тууралуу белгилүү бир изилдөөлөр жүргүзүлүп келет. Тилекке каршы, нагыз этиканын өз предмети боюнча жүргүзүлгөн изилдөөлөр саналуу гана. Бул багытта, эн алды менен, Б. Байсеркеевдин, Н. Кулматовдун эмгектерин атоого болот.

Б. Байсеркеев 1965-жылы «Этические воззрения киргизских акынов демократов Токтогула и Тоголока Молдо» аттуу темада кандидаттык диссертациясын жактаган. Анын изилдөөсүнде алды менен демократиялык коомдук мамилелерди колдоого алган Токтогул жана Тоголок Молдонун этикалык көз караштарынын калыптанышына таасир берген социалдык, саясий, идеялык ебөлгөлөр талдоого алынат. Албетте, автор кыргыз коомундагы философиялык көз караштар, негизинен, элдик оозеки чыгармачылыкта өз ордун таап, күнүмдүк салттуу турмушта кенири колдонулгандыгын айтат. Аталган акындардын этикалык көз караштарына, дүйнө таанымына автор таптык жактан талдоо жүргүзүп, дин идеологиясы, негизинен дээрлик эзүүчү

таптардын, бай манаптардын кызыкчылыктарына төп келип, аларды жактагандыгын белгилейт. Акын демократтар бийлөөчү таптын текеберлик, ач көздүк, аксымдык сыйктуу терс мунездөрүн ашкерелеп, эмгекчил элдин кызыкчылыктарын жактап, колдоп ырдашкан. Ошону менен катар алар адам баласына адеп-ахлактык жактан таандык болгон чынчылдык, берешендик, жоомарттык, мээнеткечтик, сыйлыктых сымал адат-касиеттерди данкташкандыгын Б. Байсеркеев таасын тастыктайт [Байсеркеев, Б. Этические воззрения киргизских ақынов-демократов Токтогула и Тоголока Молдо [Текст]: автореф. дисс. ... канд. философ. наук / Б. Байсеркеев. – Пржевальск, 1965].

Н. Кулматов өз изилдөөлөрүндө этиканын өзөктүү категорияларынын бири болгон «ак ииеттик» (честность) түшүнүгүне токтолуп, анын онтологиялык маңызын, инсандын утурумдук жашоосундагы ролун талдаган. Чынчылдыкты моралдык сапат иретинде баалап, аны адамдын жүрүм-турумундагы негизги адеп-ахлактык принцип, норма жана түшүнүк катары сыйпаттаган. Ак ииеттик этикалык принцип катары адам баласына мүнездүү болгон башка моралдык сапаттардын, нормалардын да негизи боло ала тургандыгына автор өзгөчө көнүл бурган. Албетте, бул адеп-ахлактык сапаттын калыптанышында конкреттүү объективдүү жана субъективдүү факторлор да эске алынат. Автордун айтуусу боюнча, ак ииеттик механикалык түрдө эле белгилүү бир объективдүү же субъективдүү факторлордун себебинен моралдык сапат катары калыптана калбайт, ал адамдын ақыл-эс зелегинен етүп барып аниан анын жүрүм-турум практикасында таамай тастыкталат.

Н. Кулматов ак ииеттиктин сез менен иштин, өзүнө жана өзгөлөргө коюлган талаптардын, анык максат менен аны ишке ашыруунун биримдиги сыйктуу белгилерине токтолгон. Дагы бир маселе, автор ак ииеттик (честность) жана чынчылдык (правдивость) түшүнүктөрүнүн жалпылык жана айырмачылык жактарына атайын кайрылган. Андан сыйрткары, изилдөөдө ак ииеттик түшүнүгүнүн мазмунунда миндеген жылдарда калыптанган жалпы адамзатка мүнездүү жана мисалы, таптык коомдо тигил же бул таптын кызыкчылыгын көздөгөн элементтерге атайын көнүл бурулган. Албетте, автор ак ииеттик, чынчылдык сыйктуу моралдык сапаттарга карама-карши коюп алдамчылык, кайдыгерлик, кара мүртөздүк сымал терс имморалдык сапаттарды сын көз менен карал талдаган [Кулматов, Н. Кыргызчылык [Текст] / Н. Кулматов. – Бишкек: Илим, 1994; Кулматов, Н. Разговор о честности [Текст] / Н. Кулматов. – Фрунзе: Кыргызстан, 1970].

Ал эми кыргыз элиниң философиялык ойлом тарыхынын алкагында улуттук адеп-ахлактык көз караш, анын маңызы, салттуу нормалары тууралуу изилдөөлөр арбын. Алардын ичинде А. А. Алтмышбаев, Б. А. Аманалиев, А.Ч. Какеев, Ы. М. Мукасов, А. И. Нарынбаев, Ж. Ж. Жаныбеков, Ш. Б. Акмолдоева, А. А. Бекбоев, Н. К. Саралаев, Г. Т. Ботоканова, К. А. Исаков, Г. С. Токоева, М. К. Абдылдаев, А. Б. Байбосунов, А. К. Асанбаев жана Т. Ж. Жумагуловдордун эмгектерин атасак болот.

Биринчи баптын «Этиканын жакшылык жана жамандык түшүнүктөрү философиянын тарыхында» деп аталган экинчи бөлүгүндө

жакшылык жана жамандык түшүнүктөрү этикалык категориялардын бүткүл системасынын башаты, езөгү жана маңызы катары талдоодон еткен.

Философиянын тарыхындагы «жакшылык» жана «жамандык» түшүнүктөрү башка этикалык түшүнүктөрөнө караганда ойчулдардын кончулун өзүнө көбүрөөк бурган. Анткени алар адеп менен адепсиздикти чектеген моралдык дилемманы чагылдыруунун эң жалпы формасын туюннат. Ошол себептен азыркы философия илиминде аталган түшүнүктөрү болгон кызыгуу басандабай келет.

Түрдүү этикалык мектептер жакшылык жана жамандык түшүнүктөрүнө ар кандай мазмун берип, жакшылыкты орнотуунун жана жамандык менен күрөшүүнүн ар кандай жолдорун сунушташкан. Бирок жакшылык менен жамандык жөнүндөгү ой жүгүртүүлөр доордон доорго, аймактан аймакка етүү менен тынымсыз өзгөрүп турганына карабастан, бул карама-каршылыктын диалектикасынын өзү моралдык аң-сезимде дайыма сакталып келген.

Антикалык философ-ойчулдардын этикалык көз караштарынын мисалында жакшы же жаман иш-аракеттер, өз алдынча моралдык жакшылык жана моралдык жамандык түшүнүктөрү туурасындагы пикирдин калыптанусунун жана өнүгүүсүнүн жалпы мыйзамченемдүүлүктөрүн байкоого, аталган түшүнүктөрдүн мазмунун, зарылчылыгын жана өз ара байланышын, карама-каршылыгын философиялык жалпылоонун алгачкы аракеттерин көрүүгө болот. Байыркы Гречия жана Рим философиясындагы жакшылык менен жамандык концепцияларынын ичинен Гераклиттин, софисттердин, Сократтын, Платондун, материалисттердин (Демокрит, Эпикур, Лукреций) жана стоиктердин окуулары атайын кызыгууну жаратат.

Классикалык немец философиясынын корунүктүү оқулдөрүнүн бири Канттын пикири боюнча жакшылык жана жамандык түшүнүктөрү моралдык мыйзамга ылайык аныкташы керек, башкача айтканда, моралдык мыйзамды объект катары жакшылык түшүнүгү эмес, тескерисинче, моралдык мыйзам гана аныктайт жана жакшылык түшүнүгүн жаратат [Кант, И. Сочинения [Текст]: в 6-ти т. / И. Кант. – М.: Мысль, 1965. – Т.4, ч. 1. – С. 386-387]. Муну менен Кант бир гана эмпирикалык материалдын негизинде адеп-ахлак жана изгилик жөнүндөгү илимий жактан текталган чыныгы окууну жаратуу мүмкүн эмстегигин айтат. Адеп-ахлактык мыйзам, Кант боюнча, ақылдын гана түүндүсү, ал ойлонуу жолу менен айкындалат.

Гегель жакшылык түшүнүгүн интерпретациялоодо моралдык адептүүлүккө етүү процесси жөнүндөгү маселени терең талдоого алган. Философ тарабынан абстракттүү жакшылык идеясы конкреттүү мазмунга канацкан, ал эми жамандык баарына зыян көлтириүү менен белгилүү бир принциптерди танган күч катары каралат. Гегелдин пикири боюнча, адамдын ой-сезимнинде жакшылык менен жамандык абстракттүү. Ал эми адеп-ахлактык мамилелердин үй-буләдөгү, коомдогу жана мамлекеттеги системасы дайыма конкреттүү.

Гегель диалектикалык жактан жакшылык менен жамандыктын катышын жеке адамдын, коомдун, мамлекеттеги иш-аракет алкагында карайт. Гегелдин пикиринде, ар кандай жамандыктын да жакшы учурлары болот. Эң онуккон

мамлекет да, анын пикири боюнча, кемчиликтерден куру эмес. Гегель кемчиликсиздиктін өзүн процесс, бүткен натыйжа эмес, үзгүлтүксүз жақындоо катары түшүнөт.

Гегелдин жакшылык менен жамандыкты изилдөө жаатындагы чоң эмгеги – был түшүнүктөрдүн онугүшү менен анын логикасынын жалпы жүрүшүнүн болумуштан маңызга, андан түшүнүкке жана анын маанисин конкреттүү реалдуулукка жеткирүүгө чейинки үзгүлтүксүз байланышта боло турғандыгын тастыктагандыгы. Гегель жакшылыкты сипаттоо үчүн маңыз түшүнүгүн көп колдонуп, ар кандай иш-аракеттин изгилүү маңызга дал келүүсү – жакшылык деп белгилейт.

Фейербахтын этикалык окуусундагы моралдык жакшылык коомдук жыргалчылык түшүнүгү менен байланыштуу. Фейербахтын айтымында жыргалчылыкты өз жашоосунун принциби жана критерий катары караган адам – был жакши адам. «Жакшылык менен адеп-ахлак бир эле нерсе» [Фейербах, Л. Избранные философские произведения [Текст]: в 2 т. / Л. Фейербах. – М.: Госполитиздат, 1955. – Т. 1. – С. 618]. Фейербах бир гана моралдык талапты тааныйт: ал – эч кимге жамандык кылбоо. Кайрымдуу болуу – демек, адамдарга жакши мамиле жасоо.

Моралдык жакшылык түшүнүгүнүн мазмунун ачып көрсөтүү менен Фейербах эки жагдайга: жакшылыктын коомдук табиятына жана анын жашоонун материалдык шарттарына болгон байланышына токтолот. Ар ким башкаларды өзүн жакши көргөндөй жакши көрсө, анда ал башкалар үчүн да, өзү үчүн да жакши. Башкаларга жакши болуу өзүнө жакшылык кылууну жокко чыгарбайт. Бирок бул Фейербах белгилеген карама-каршылыктын бир гана жагы. Башка жагынан алганда, адам «бирроонун бактысын көрмейүнчө өз бактысын билбейт» [Фейербах, Л. Избранные философские произведения [Текст]: в 2 т. / Л. Фейербах. – М.: Госполитиздат, 1955. – Т. 1. – С. 618], же башка адамдарга карата болгон милдеттерди Фейербах адеп-ахлактагы эң зарыл принцип катары тастыктаган.

Н. Чернышевский адеп-ахлактык маселелерди чечүүнүн темонкү эки баштапкы принциптерин карайт: адам жагымдууну жактыйт, жагымсызы жактырбайт; башкаларга жакшылык кылган жакши, жамандык кылган адам жаман. «Адамдарды туура жолго салган мотивдерди кылдат изилдеп көрсөк, жакшылык-жамандык, асылдык менен пастык, баатырдык менен коркоктук бардык адамдарда болот: адам дайыма өзүнө жагымдуураак иш кылат, аракеттерди жасайт, чоң пайда таап, көбүрөөк ырахат алуу үчүн азыраак пайдадан же азыраак ырахаттан баш тартат» [Чернышевский, Н. Г. Антропологический принцип в философии [Текст] / Н. Г. Чернышевский. – М.: ОГИЗ, 1948. – С.93].

К. Маркс менен Ф. Энгельстин этика боюнча атайын изилдөөлөрү болбосо да, этиканы чыныгы илимге айландыруу үчүн алардын окуусунун мааниси чоң.

Марксизм, биринчиден, моралдык аң-сезимдин социалдык-экономикалык факторлорго байланышына өзгөчө көңүл бурган. Жакшылык жана жамандык социалдык-экономикалык мамилелердин туундусу катары, алар менен

шартталган түшүнүктөр деп аныкталат. Экинчиден, марксизм доктрина катары моралга конкреттүү тарыхый мамиле менен мүнөздөлөт. Бул жакшылык менен жамандыктын идеялары ар кандай мезгилде, шарттарда жана элдерде тынымсыз өзгөрүп турат дегенди билдириет. Учүнчүдөн, марксисттик этика жакшылык менен жамандыктын өз ара байланышын коомдун таптарга белгилүү жана таптык таламдардын карама-каршылыгы менен байланыштырат. Жакшылык менен жамандык жалпы адамзаттык баалуулуктар менен гана чектелбестен (оң жана терс), ошондой эле белгилүү бир таптын баалуулуктарын да камтыйт. Тортунчудөн, марксизм өз доорундагы жамандыкты жок кылууга жөндөмдүү реалдуу күчтү (пролетариатты) көрсөтүп гана тим болбостон, анын кез карашы боюнча жакшылыкты практикалык жактан ырастоонун бирден-бир жолун – революциячыл курошту да аныктаган. Бешинчиден, жакшылыкка жамандыкты карши кооп, марксисттик этика аларды таш дубал менен ажыраттай, аларды бир бүтүндүктүн – адамдардын тарыхый ишмердүүлүгүнүн диалектикалык карама-каршылыгы катары карайт. Ошентип, капитализмди жаман деп сындал, марксизмдин классиктери ошол эле учурда андагы позитивдүү баштальышты да белгилешкен, мисалы, илимий-техникалык прогресс.

«Моралдык аң-сезимди изилдөөнүн методологиялык жана теориялык негиздері» аттуу экинчи бапта мораль түшүнүгүнүн теориялык маңызы ачылып берилip, изилдөөнүн методологиялык жагдайлары негизделген.

Экинчи баптын «Тарыхый-философиялык ырааттуулуктун онтологиясы» деп аталаң биринчи бөлүгүндө ырааттуулук түшүнүгүнүн жана процессинин философиядагы ролу каралган.

Моралдык аң-сезимдин тарыхый-философиялык парадигма катары каралышы диссертациялык изилдөөнүн обьекти болуп саналат. Ал эми кыргыз элинин социалдык-этикалык дүйнө таанымынын жана коомдун этикалык моделинин калыптанышы диссертациялык изилдөөнүн предмети болуп эсептелет.

Адамзаттын тарыхы – бил жалпы коомдук ар түрдүү тарыхый-типологиялык, конкреттүү-тарыхый модификациялардагы адам муундарынын, тарыхый доорлордун биринин артынан бири уланган бирдиктүү табигый процесси. Убакыттын тарыхый сегменттеринин үзгүлтүксүз өзгөрүшү жана алардын өнүгүүсү тарыхтагы жалпылык менен өзгөчөлүктүү ачып көрсөтүп, адамзаттын болумушунун биримдигин ачып, ошону менен биргө алардын ар биринин бирдиктүү дүйнөлүк-тарыхый процесстеги ордун аныктайт. Адамзат тарыхынын бир бүтүндүгү тарыхый доорлордун туташ уландысында өзүнүн терең корунчүшүн табат. Тарыхый үзгүлтүксүздүк – бил адамдардын ар бир жаңы муунуна мурунку муундардын жетишкендиктерин коомдук турмушту жакшыртууда колдонуу мүмкүнчүлүгүн берүүчү тажрыйбанын транзитинин өзгөчөлөнгөн табигый-социалдык формасы. Социалдык дүйнө муундардын прогрессивдүү функционалдык уландысы менен мүнөздөлөт. Адамдардын ар бир жаңы мууну өзүнүн жашоо ишмердүүлүгүн мурунку муун баштаган жерден эмес, аяктаган жерден баштайт.

Адам объективдүү чындыктын онугүүсүнүн ар кандай этаптары жөнүндө билимге ээ болууга жөндөмдүү. Өткөндү билүү мүмкүнчүлүгү өткөн менен азыркы учурдун ортосундагы биримдиктин белгилүү бир мүнөзү менен байланышкан. Эгерде азыркы учур менен эч кандай байланышы болбогондо, өткөн доор азыркы учур үчүн таанылгыс «өзүнчө нерсе» бойdon калмак. Бул байланыштын табияты анын объективдүүлүгү жана ошону менен бирге анын адекваттуу чагылдырылышинын мүмкүндүгү жөнүнде тыянак чыгарууга мүмкүндүк берет.

Өткөн менен азыркы учурдун өз ара байланышынын жалпы абалындагы онтологиялык принципти олуттуу белгилей кетүү зарыл. Объективдүү тарыхый процессте байланыш бир жактуу себеп-натыйжалык биримдиги менен мүнөздөлөт: өткөн доор себеп катары, азыркы учур натыйжа катары аныкталат. Азыркы учур өткөнгө таасирин тийгизбейт. Азыркы учур өтмүштө эмне болгонун жана кандай болгонун өзгөртпейт. Натыйжа себепке таасир эте албайт.

Экинчи баптын «Моралдык аң-сезимдин тарыхый-логикалык экспликациясы» аттуу экинчи белүгүндө мораль тарыхтын объективдүү мыйзамдарын чагылдырып, адамзаттык масштабдагы социумдук практикада зарыл талаптарды, нормаларды, принциптерди калыптандырган коомдук турмуштун өзгөчө көрүнүшү катары каралат.

«Мораль» терминин илимде бириинчи жолу римдик ойчул Цицерон колдонгон. Мораль салт-саная, урп-адат иретинде, адамзат тарыхында коомдук аң-сезимдин эң алгачкы формаларынын бирин катары калыптанган. Мораль аң-сезимдин диний, саясий, укуктук формаларынан мурда калыптангандыгы менен өзгөчөлөнет.

Этика болсо – моралдын табиятын, нормаларын, түшүнүктөрүн изилдей турган философиялык илим. Мораль – коомдук аң-сезимдин формасы, адамдын социалдык практикасынын маанилүү жагы, коомдук турмуштун өзгөчө көрүнүшү. Этика коомдук мамилелердин системасында моралдын ордун, табиятын, ички структурасын аныктап, анын генезисин жана диалектикалык динамикасын илкитейт.

Этиканы философиялык илим катары өз алдынча тармакка Аристотель болгон. «Никомахова этика», «Большая этика», «Эвдемова этика» деген эмгектери ушул термин менен аталган жана аны рух жөнүндө окуу (рух нааме) жана психология менен мамлекет жөнүндө (саясат нааме) окуунун ортосуна койгон. Аристотелдин этикасынын негизин изгилүү нарк-нуска (добродетель) жөнүндө окуу түзүп, анын системасы моралдын табияты жана булагы сыйктуу маанилүү маселелерди да камтыган. Бирок этика жаны тарых дооруна чейин адамдын табияты жөнүндө илим катары эсептөлүнүп, философиялык антропологияга, (мисалы, француз агаартуучуларынын этикалык окуусу), ал турмак натурфилософияга да окоштурулган (мисалы, Спинозанын «Этикасы»).

И. Кантка чейинки философтор этиканы илим иретинде анчейин баамга албай туруп, болгон жана боло турган иерселердин биримдигин тааныган тезисти колдонушкан. Кант этикадагы натуралисттик жана моралдык жактарды

окоштуруу концепциясын сынга алган. Этика – инсанияттык милдет, парз жөнүндөгү илим. Ал өзүнүн негизин тажрыйбадан тышкары турган, тажрыйбага чейинки априори акыл постулатынан табат. Канттын этикасынын предметин милдет, парз сыйктуу категориялдык императивден издео аракети моралдын коомдук шарттальышын таанууга алып келген. Канттын этикасынын негизги тезиси: «Сенин жүрүм-турумундун максимасы жалпыга жарай турган адат болуп калгыдай иш жаса» [Кант, И. Сочинения [Текст]: в 6-ти т. / И. Кант. – М.: Мысль, 1965. – Т. 2. – С. 323].

Маркстык этика таза теориялык жана практикалык деп болунүп, аларды бири-бирине карама-каршы койгон жок. Этиканын теориялык, практикалык, логикалык, социологиялык, психологиялык, аксиологиялык жактарын тен карап, комплекстүү изилдеөчү универсалдуу методологиялык жолду тандады. Маркстык этика моралдын генезисин, табиятын, структурасын, функциясын, моралдык системанын критерийлерин, принциптерин, нормаларын, категорияларын изилдеөчү нормативдүү этиканы, моралдын тарыхый динамикасын философиялык талдоого алууну өз ичине камтыйт.

Моралдын генезиси жана табияты этиканы башкы маселелеринен болуп саналат. Этикалык окуулардын тарыхында моралдык милдет жана моралдык баалоо дихотомиясы да философияны кызыктырып келген. Моралдын негизин түзгөн конкреттүү маанисине жараша этикалык окуулар негизинен эки агымга белүүгөн. Биричинин моралдык талаптарды, ишеним императивдерди, нормаларды адам баласынын тубаса жаратылышынан алып караган агым түзгөн. Бул теория биоантропологиялык философияя ыктап, материализмдин белгилерин камтыган (Аристотель, Спиноза, Гоббс, XVIII кылымдын материалисттери, Фейербах). Экинчи этикалык агым моралдын тарыхый табиятына ынанбаган идеалисттик окуулардын курамынан турат: Платон, Кант, Гегель, Томисттик этика жана башка окуулар.

Этиканын тарыхында түрдүү окуулар арбын. Ошолордун ичинде авторитардык концепцияны болуп кароо – кыргыз элинин этикалык эмпирикасын изилдеөдө белгилүү бир методологиялык ынанымдуулукка ээ. Бул концепция боюнча бирден бир зарыл императив – «кудайдын байругу» деген түшүнүк. Кыргыз элинин эзлеки маданий тарыхын изилдегендө айнагыс философиялык маанидеги парадигмалардын Тенирке сыйынуудан башталгандыгы таасын байкалат. Ошондун улам жогоруда аталган концепция изилдеөнүн кийинки маселелеринде белгилүү бир деңгээлде методологиялык негиз катары колдонулат.

Моралдын генезиси, динамикасы эки жактуу процесс: бир жагы – моралдын тарыхый эмпирикалык онүгүшү; экинчи жагы – моралдык аң-сезимдин структурасынын логикалык калыптанышы, анын мыйзамченемдүү жана ырааттуу реконструкцияланышы, жонекейден татаалга карай өзгөрүшү. Дал ушул жерде тарыхтуулук менен логиканын ортосундагы өз ара корреляция жөнүндө айтуу зарыл. Моралдык аң-сезимдин структурасынын түзүлүшүндө тарыхый генезис менен логикалык ырааттуулуктун ортосунда параллель жүргүзүүгө болот.

Моралдык аң-сезимдин структурасы жөнүндөгү маселе – көп жактуу маселе. Айталы, мамиле, иш-аракет сыйктуу түшүнүктөрдүн онтологиялык статусун тактоо, ажыраты билүү, этиканын жүрүм-турум жана мотив, парз жана нарк, норма жана идеал сыйктуу элементтерин ажыраты билүү, этиканын категорияларын системалоо сыйктуу маселелер бар. Булар – татаал, дискуссиялуу маселелер. Биздин максат – моралдык аң-сезимдин структурасын гана талдоо. Ал учун моралдык ой жүгүртүүнүн түшүнүктөрүн ырааттуу изилдеп, ар бир түшүнүктүк форманын моралдык аң-сезимдеги ордун тактап, башка формалар менен логикалык байланышын аныктоо, моралдык аң-сезимдин тарыхый өнүгүүсүнүн генезисин, динамикасын изилдөө.

Экинчи балтын «*Эмпирикалык этиканын логикалык маңызы жана табиятты*» деп аталган учүнчү бөлүгүндө эмпирикалык этиканын калыптанышы жана тарыхый-логикалык өзгөчөлүктөрү караган.

Коомдук мамилелер мейли жекелик, мейли коомдук масштабда болсун структуралык жана функционалдык жагынан алып караганда моралдык норма, принциптер менен жөнделүп, тескелип турат. Бирок ал нормалар социалдык практикасыз тек гана абстракттуу кыялый түшүнүктөр болуп калмак. Демек, эмпирикалык пландагы этикалык изилдөөлөрдүн башкы максаттарынын бири – конкреттүү тарыхый-социалдык мамилелердин мисалында этикалык түшүнүктөрдүн белгилүү бир ырааттуу системасын түзүү, алардын тарыхый логикалык өзгөчөлүктөрүн талдоо. Ошондо гана этикалык теория өзүнүн толук илимий маанисine ээ боло алат. Этиканын эмпирикалык базасын тарыхый-социалдык жактан системалуу изилдегендө гана абстракттуу түшүнүктөрдүн реалдуу турмуш менен болгон байланышын, моралдык мамилелердин динамикасынын объективидүү мыйзамдарын таанып-билиүүгө мүмкүн.

Этикалык түшүнүктөр эки деңгээлде калыптанып өздөштүрүлөт: эмпирикалык жана теориялык. Кыргыз элинин социалдык этикалык түшүнүктөрү эмпирикалык моралдын деңгээлинде калыптанган. Эмпирикалык этиканын түшүнүктөрү Гегелдин айтусунда пикир катары гана калыптанат [Гегель, Г. В. Ф. Сочинения [Текст] / Г. В. Ф. Гегель. – М.; Л.: Гос. изд-во, 1959. – Т. 4: Система наук, ч. 1: Феноменология духа / пер. Г. Шпета. – С. 129]. Бирок социалдык практикага мунөздүү болгон жүрүм-турум, карама-каршылыктар, байланыштар, мамилелер болонча эмпирикалык этиканын да белгилүү бир деңгээлдеги системалуу структурасы бар.

Кыргыз элинин көөне тарыхында көрөнгөлөнгөн философиялык этикалык идеялар жалпыланган абстракттуу универсалийлердин аралашмасы эмес. Алар – коомду таанып-билиүүнүн, өздөштүрүүнүн, улантуунун диалектикалык мыйзам ченемдүүлүктөрү. Ошол диалектикалык процесстин натыйжаласында кыргыз коому өзүнүн моралдык-этикалык, маданий-философиялык байказнасын түздү. Өзүн өзү жана етүп кеткен ата-бабаларынын улуу духун урматтаган ар бир муундун өз заманынын сыноосунаң өтүп келе жаткан руханий мурасынын жана адеп-ахлагынын өзөгү бар [Нусупов, Ч.Т. Кыргызы Евразии и тюркоязычные народы позднего средневековья [Текст] / Ч.Т. Нусупов. – Бишкек: Илим, 1999. – С. 135]. Бул объективидүү процесс бүткүл дүйнөлүк философиялык тажрыйбага бирдей мунөздүү.

Ар кандай эле эмпирикалык изилдөөнүн бирден бир методу байкоо жүргүзүү болуп саналат. Байкоо жүргүзүү ар кандай эмпирикалык илимдин фундаменти катары функция аткарат. Бир жагынан алып караганда этиканын түшүнүктөрү абстракттуу мүнөзгө ээ. Аларды көрүүгө мүмкүн эмес, демек, байкоо да кыйын. Экинчиден, этиканын эмпирикалык жагы социалдык практиканын бир салаасын түзөт, ал калыптанып, өзгөрүп туруу мүмкүнчүлүгүнө ээ, башкача айтканда ийкемдүү процесс. Ал эми ар кандай процесс байкалбай калбайт. Жалпы коомдук өнүгүү тууралуу жүргүзүлген байкоо сәзсүз түрдө анын этикалык жагын да эске алат. Тактап айтканда, этикалык түшүнүктөр өз алдынча абстракттуу алганда конкреттүү байкалбайт, алар социалдык мамилелер аркылуу гана байкалат. Демек этикалык түшүнүктөрдү эмпирикалык жактан алып караганда алар конкреттүү, реалдуу мүнөзгө ээ. Байкоо аркылуу гана адам ақылында тигил же бул социалдык мамиле тууралуу белгилүү бир пикир түзүлөт.

Байкоого мүмкүн болгон моралдык мамилелерден акырындык менен этикалык түшүнүктөрдүн маңызын таанып билүүгө жол ачылат, бул – этикалык таанымдын бирден бир принциби жана жолу. Түздөн түз баамдоого мүмкүн болгон предметти (конкреттүү моралдык мамилелер) окуп-үйрениүү менен этикалык түшүнүктөрдү абстракциялоо туташ байланыш, албетте, алардын ар биринин өзүнчө гносеологиялык өзгөчөлүктөрү бар.

Эмпирикалык этикалык изилдөөлөрдүн жыйынтыктыры, натыйжалары белгилүү бир илимий баалуулукка ээ болуш учун аларда материалдарды топтоонун, системалоонун критерийлери болуусу зарыл. Ал критерийлөр тарыхый философиялык, теориялык, методологиялык маанигө ээ жана коомдук мамилелердин бардык байланыштарын, объективидүү, субъективидүү жактарын, индивидуалдуу-жекелик жана коомдук-жалпылык масштаб деңгээлин камтыйт.

Этикалык эмпирикалык эрежелерди, принциптерди, типтүү нормаларды өз ичине камтып турган бир нече объекттерди болуп көрсөтүүгө болот. Алардын негизгилеринин бири – этикалык идеологияны белгилүү даражада жайылтып келе жаткан көркөм-аллегориялык каражаттар. Алар – ой жүгүртүүнүн, коомдук кубулуштарды моралдык жактан аргументациялоонун өзгөчө формасы. Кыргыз философиясынын тарыхында мындай функцияны макал-лакаптар, улуу сөздөр (афоризмдер) аткарып келет.

Кыргыз элинин этикалык эмпирикасын изилдөөдө элдик оозеки чыгармачылыктын көптөгөн жанрлары булак катары кызмат кылат. «Манас» баштаган фундаменталдуу эпостон тартып учкул сөздөргө чейин камтыгын фольклор элдин этикалык ой-түшүнүктөрүн, максат-мудеөлөрүн байыркы доордон бери карай кенири чагылтып келет. Ал эми этикалык-дидактикалык жактан алганда Жусуп Баласагындын «Күт билими» бул жанрдагы чыгармалардын классикалык үлгүлөрүнөн болуп саналат. Кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгын изилдөө аркылуу анын этикалык эмпирикасынын негизги баскычтарын, улуттук өзгөчөлүктөрүн, жалпы адамзаттык этикалык императив түшүнүктөр менен үзүлбөгөн үндөштүгүн тастыктоого болот.

«Моралдык аң-сезимдин протофилофиялык формалары» деп аталған учүнчү бапта мифтердин этикалык мазмуну аныкталып, фольклордун

философиялык-дидактикалык мааниси изилденип, Жусуп Баласагындын гуманисттик этикасынын социалдык маңызы илнктенип, легендарлуу ойчулдардын ой-пикирлери философиялык талдоодон өткөн.

Үчүнчү баптын «*Мифологиядагы моралдык рефлексиянын озочолуктору*» аттуу биринчи бөлүгүндө мифологияда элдин нарк-насиллин аздектеген таасирдүү философиялык-етикалык ишеним-императивдери, жакшылыкка байланыштуу ой-мүдеөлөрү чагылдырылганы каралган.

Адамзат тарыхынын алмустак заманында жаралган мифологиялык аң-сезим аалам жана адам, алардын ортосундагы татаал байланыштарды, жакшы жана жаман, өмүр жана өлтүм сыйктуу бири-бирин дихотомиялуу танып турган дилеммалуу түшүнүктөрдүү кыял чабыттатып андап-билиүгө аракеттенген. Карама-каршы күчтердүн, кубулуштардын туруктуу күрөшүн ақыл таразасына салып ой калчоо дүйнөлүк философияга таандык касиет. Анын башаты – мифология.

Мифопоэтикалык дүйнө түшүнүүнүн салттуу жолунда элдик ақыл-эс, негизинен, адам баласынын табияттагы ордун тактоого багытталган. Болгондо да, жаратылыш жана адам ортосундагы айырмачылыкты эмес, окшоштуктуу, текстештиktи, бир бүтүндүктуу тастыктоо башкы максаты болгон мифологиялык дүйнө түшүнүү жашоонун жандуу өзөгүн өзгөчө күрч түя билген. Мифологиялык аң-сезим жаратылыштын табигый процесстерин менен адам тулкусундагы, ой дүйнөсүндегү процесстерди бири-бирине туташ байланышта түшүнгөн. Микро жана макрокосмосту изоморфтуу кабылдоо мифологиялык чыгармалардын этикалык структурасына мүнөздүү. Мифологияда жаратылыш менен адамдын образдары бири-бирине жуурулушуп, жашоонун мифоэкологиялык, мифоэтикалык жана философиялык-аллегориялык түонтасына айланган. Маселен асман, жер, суу, от сыйктуу жаратылыш кубулуштары мифологиялык дүйнө түшүнүүнүн структурасында белгилүү даражада этикалык мазмунга ээ. Айталы, «Эр Төштүк» эпосундагы көп кабаттуу дүйнөнүн мифоэтикалык моделине ылайык жер усту – жарыктын, жашоонун, ал эми жер асты – каранғынын, ақырет дүйнөнүн символдору.

Жалпы дүйнөлүк мифогносеологиялык структурада жарык жана караңы кубулуштары – өмүр менен өлүмдүн, жакшылык менен жамандыктын универсалдуу чен елчому болгон. Байыркы грек мифологиясында Геракл баатырдын жер алдындағы Аиддин дүйнөсүнө түшүп жасаган эрдиктери «Эр Төштүк» эпосунун мифоэтикалык мазмуну менен текстеш.

Мифологиялык ан-сезимдин синкретизминде таанып-билиүнүн когнитивдик, эстетикалык, этикалык баштапкы түшүнүктөрү түптөлгөн. Албестте, теориялык абстракциянын эмес, конкреттүү бир окуялар, көрүнүштер тууралуу ой-толгоо деңгээлинде. Ушундан улам, мифологиялык синкреттүү таанып-билиүнүн объективдүүлүгүн, онтологиялык негиздуулугүн эске алып, анын логикалык ырааттуулугу, бүтүндүгү бар экендигин айттууга болот [Головоскер, Я. Э. Логика мифа [Текст] / Я. Э. Головоскер. – М.: Наука, 1987. – С. 44-45].

Мифтердин улуттук өзгөчөлүгү да – талашсыз таасындык. Кыргыз мифтеринде элибиздин эзелки доордогу мифологиялык баатырлары, элдин өз

заманына ылайык дүйнө түшүнүүсү тууралуу баалуу маалыматтар бар. Демек, мифтерде тигил же бул улуттун байыркы доордогу философиялык-етикалык, космогониялык, антропологиялык түшүнүктөрү бар.

Мифтин этикалык нарктуулугунун далили катары «Кожожаш» мифоэпсүн алсак болот. Анда адам менен табияттын ортосундагы мамиле канчалык татаал жана аяр экендиги көркөм образдар аркылуу түонтулуп, жаратылышка адамгерчилик чектен чыгып, аксымдык менен мамиле кылуунун жазасы оор боло тургандыгы трагедиялуу апогейге жетип сүрттөлгөн. Мындай философиялык-етикалык императивдүү мотив дүйнө элдеринин дээрлик бардыгынын мифтеринде бар.

Көчмөн доордогу кыргыз коомунда адамгерчилилүк, ар-намыс, жөн билгилүк, улууга урмат, кичүүгө ызаат сыйктуу принциптер өзгөчө нарктуулукка сугарылып калыптанган. Анын ичинен улууларга сый мамиле чыныгы нарктуулуктун бийиктигине көтөрүлүп адамгерчиликтин, ақылдуулуктун, изгиликтин чөн үлгүсү болгон.

Байыркы кыргыз коомунда да адам баласына мүнөздүү болгон философиялык-етикалык принциптердин үнгусу уюган. Алар жеке адамга гана байланыштуу эмес, бүтүндөй коомдук мамилелерди ырааттуу жөндөп турган «Бардыгына Тенирдин эрки» деген философиялык башаттан наар алган элдик нарк-нусканын, ырааттуу моралдык иерархиянын болушун зарыл деп билген. Коомдук мамилелердин татаал структурасында ар кимдин өзүнүн жолу, орду, укугу менен милдети болгон.

Кыргыз эли кечмен доордо жерин от, суусу мол, жайыты жангда, малга да жаккан жер издел Ала-Тоо аймагынын көз ирмемге илинбеген мейкиндигин кезип, кечүп, конуп жүрүп жер-суунун кадыр касиетин жетик билген. Жайы - кышы мал багып, аң уулап, ат үстүндө же жоокер жолун тутуп эл четинде жүрүп өмүр кечирген эл Көк Тенирдин кудурет күчүн өзгөчө баалаган. Көчмөн турмуштун көөнө жолу салт-санаасына, нарк-нускаасына, жалпы рухий дүйнөсүнө таасир этпей койгон эмес. Антсе да дүйнө элдеринин байыркы тарыхына мүнөздүү мифологиялык космологиялык дүйнө түшүнүүнүн түпкү жолун кыргыз эли да басып өткөн. Асман, Жер, Суу, От сыйктуу жаратылыш кубулуштарына сыйынуу байыркы кыргыздардын политеисттик ишенимдинде күчтүү болгон. Жер, Суу өмүрдүн өзөктүү башталмасын, От жамандыктан коргоочу жана тазалоочу күчтүү символдоштурган. Бул кубулуштар тек гана курулай сыйынуунун обьекти болбостон, жашоонун, жакшылыктын аллегориялуу – ассоциативдүү образын түонтуп турган. Айрыкча Тенирге сыйынуу, анын ыйык күчүнө ишениү өзгөчө философиялык-етикалык мааниге ээ болгон. Асман жалпы жашоонун башталмасы катары кудуреттүү күчтү түонткан.

Көк менен Жердин дуализми, аларга адам тагдырынын ажырагыс байланышы байыркы түрк жазууларында да чыйыр жолун тапкан. Жазуу эстеликтеринин этикалык мазмуну – ата-бабалардан келаткан салт жолун улоо. Алардын ичинен башкылары – караламан калк менен бектердин хан кадырын сыйлап баш ийүүсү, ошол бир хан алдында элдин башын бириктириүү. Бардык жазууларга тиешелүү болгон башкы идея түрк урууларынын башын

бириктирип, бир бүтүн, эгемендүү мамлекет түзүү болгон. Элдин биримдигин, бир бүтүндүгүн бийликтин жогорку максаты деп көздөгөн баатырлардын бейнелери нарктуулукту, салттуулукту түү туткан образдар катары чагылдырылган.

Үчүнчү балтын «*Салттуу этикадын корком-символикалык формалары*» деп аталган экинчи белугунде элдик оозеки чыгармачылыктагы этикалык идеялар, адеп-ахлактык баалуулуктар иликтенген.

Көп кылымдык руханий-маданий тажрыйбанын классикалык алып жүрүүчүлөрүнүн бири болуп которгондо «Элдик даанышмандык», «Элдик билим» деген маанини түшүндүргөн фольклор эсептелет. Фольклор – бул элдик генийдин жана жамааттык ақылдын жаралышы. Демек, ага бир нече муундун дүйнө таанымы топтолгон. А. Алтышбаевдин образдуу айтусу боонча, фольклордо көптөгөн муундардын үнүн «көрүп», «үгууга» болот [Алтышбаев. А. А. Очерк истории развития общественно-политической и философской мысли в дореволюционной Киргизии [Текст] / А. А. Алтышбаев. – Фрунзе: Илим, 1985. – С. 84].

Кыргыз фольклору өзүнчө белүнгөн өзгөчө көрүнүш эмес. Жалаң эле кыргыздар эмес, башка элдер да оригиналдуу фольклордук чыгармаларды жаратышкан. Бирок элдин откөн тарыхындагы жазма эстеликтердин сейрек кездешүүсү элдик оозеки чыгармачылыктын, анын ичинде эпостун булак катары таануучулук маанисин арттырат. Кыргыз эпосун элдин тарыхынын чагылышы катары гана эмес, улуттук өзгөчөлүк менен улуттук маданияттын өзгөчө фактысы, кыргыз тарыхынын философиясы катары кароого болот.

Биздин пикирибизде, кыргыз эпосунун социалдык-этикалык мазмунун ретроспективдүү түрдө аныктоо, анын баалуулуктар системасын реконструкциялоо, эпикалык баатырлардын иш-аракеттин жетектеген жүрүмтурум багыттарын аныктоо маанилүү. Мындаай изилдөө тек гана кызыктуу болбостон, жалпы кыргыздардын социалдык-философиялык идеяларынын тарыхынын көп жактарын түшүнүү үчүн белгилүү бир методологиялык мааниге ээ.

Башка эпикалык чыгармалардагыдай эле «Манаста» да элдин этикалык көз караштары өзгөчө бай чагылдырылган. Алар калктын ой-тилектерин этикалык идеялар, адеп-ахлактык баалуулуктар, иш-аракеттерди жактыруу же айыптоо сыйктуу сентенциялар менен билдирет. Эпосто элдин социалдык идеалдары жакшылык менен жамандыктын, адилеттүүлүк менен адилетсиздиктин күрөшү жөнүндөгү ойлор аркылуу чагылдырылган. Анда мораль – коомдук, жеке дүйнө таанымдын, адамга, коомга, тарыхка болгон көз караштын универсалдуу формаларынын бири. Мораль жигердүү таанып-бىлүүнүн, ой жүгүртүүнүн спецификалык формасы катары, ал эми реалдуулук – накталаи формада гана эмес, ошондой эле социалдык-этикалык идеал түрүндө да кызмат кылат. Демек, эпостун социалдык же этикалык мазмунун талдоо объективдүү түрдө аларды гармониялык биримдикте кароону камтыйт. Бирок бул кыргыздарда мурунтан эле системалуу этикалык доктрина болгон дегенди билдирибейт. Элдик этикалык идеялар диний, космологиялык жана социалдык көз караштар менен ажырагыс айкалышып, бирдиктүү дүйнө таанымдын бир

белугун түзгөн. Анткени байыркы кыргыздардын адеп-ахлактык практикасы калыптастып, адат, каада-салт элдин жүрүм-турумун жөндөөчү, тескөөчү күчкө ээ болгон. Эпостун социалдык-этикалык мазмунунун өзөгүн жакшылыктын жамандыкты жөнүү үчүн күрөш идеясы түзөт. Манастын жана анын жан-жекөрлерүнүн негизги сапаттары – эрдик, каармандык, бардык жамандыктарга карши күрөштө болгон туруктуулук. Эпостун каармандары жашоонун максатын жана маанисин элдин эркиндиги жана көз карандысыздыгы үчүн күрөштөн көрүшкөн.

«Манастын» этикалык мазмуну көрсөтүп тургандай, кыргыздардын социалдык-этикалык изденүүсү откөн доордогу коомдун, жеке адамдын түбөлүктүү руханий изденүүсүн жана өзүн-өзү таануусун муноздөгөн универсалдуулукту камтыйган. Адамдар жакшылык менен жамандык жөнүндө ойлонуп, алардын карама-карши табиятын түшүнүүнүн жолдорун издешкен. Бир муун чыгарган тыянактарды экинчи муун дайыма эле толук кабыл ала берген эмес, алар өздөрүнүн адеп-ахлактык тажрыйбасын, жалпысынан турмуштук практикасын өз доорунун призмасы аркылуу түшүнүүгө умтулушкан.

Баатырдык эпостордо каармандык, эрдик темалары басымдуулук кылса, айрым кенже эпостордо элдин турмуштук практикалык тажрыйбасынан келип чыккан социалдык-этикалык көз караштары, мисалы, үй-бүлөлүк мамилелер жөнүндө идеяларга көп көңүл бурулган. Бул жагынан «Олжобай менен Кишимжан» поэмасы кызыгууну тудурат, анын мазмуну үй-бүлө жана инсандын эркиндик темасын камтыйт. Бул поэмада үй-бүлөлүк үрп-адаттын айрым терс жактарынын эл тарабынан четке кагылышы жөнүндө айтылат. Чыгарманын каармандары өзүнүн адамдык ар-намысы, укугу жана бактысы үчүн активдүү күрөштөт.

Үчүнчү балтын «Жусуп Баласагындын этикалык көз караштарынын гуманисттик модели» аттуу үчүнчү белугунде Жусуп Баласагындын «Күт билиминин» концептуалдуу философиялык-этикалык мазмуну ачылып берилген.

Жусуп Баласагындын «Күт билими» философиялык, этикалык-дидактикалык маани-мазмундуу масштабдагы чыгарма. Андагы этикалык негизги түшүнүктөр адилеттик, бакыт, ақыл-эс, каниетчилик ж.б. Бул түшүнүктөр конкреттүү каармандардын образдары аркылуу томондөгүдей персонификацияланган: оқумдар Күнтиуду – адилеттик, вазир Айттолду – бакыт, дөөлөт, Вазирдин уулу Акдилмиш – ақыл-эс, вазирдин ииниси Өткүрмүш – каниетчилик. Көрүнүп тургандай, поэманин персонаждарынын ысымдары аллегориялык символикалуу мазмунга ээ. Алар – адам – өмүрүндөгү өзөктүү дөөлөттордүн көркөм образ менен берилген философиялык туонтасы.

Жусуп Баласагындын чыгармасында мамлекеттик түзүлүштүн идеалдуу үлгүсү туралуу көнен айтылат. Анын ырааттуу иерархиялык социалдык саясий баскычтардан турган структурасы бар. Мамлекеттин (элдин) башында адилеттикли, калыстыкты карманган оқумдар турат. Ал – адамгерчилик сапаттардын мыктыларын гана өз оюна карк кылган, ар таралтуу билими бар

инсан. «Кут билимде» автор өкүмдар үчүн зарыл моралдык принциптердин системасын иштеп чыккан.

Гуманист акын эзүүчүлүктү, таптык текеберчилики, кекирайүүчүлүктү, ачкөздүкту жектеп, адамдын мейли бай, мейли кедей болсун кадыр баркын жогору баалаган. Жусуп Баласагын хандар, бектерге кайрылып, аларды кенендикке, кеменгерликке, сабырдуулукка, боорукердикке, дыйкандардын, малчылардын, кол өнерчү усталардын ак эмгегин адилет, калыс баалоого үндөген. Ал эми караламан калкты өз бектерине, өкүмдарына ак кызмат кылууга, алардын жакшылыгын дайыма көңүлдө тутууга чакырган. Автордун ою боюнча, ошондо гана коомдо бейпил, бакубат турмуш, үлгүлүү мамилелер үстөм болот. Коомдук өнүгүүнүн зарыл шарты катары анын гумандуу адилет мыйзамдардын болушун ашкере баалаган. Адилеттики, калыстыкты сап туткан мыйзамдар болгон коомдо ар бир үй-бүлөдө бактылуу жашоо, элде эркин, бейпил турмуш өкүм сүрөт. Ал эми адилет мыйзамдарды ақылдуу жана билимдүү өкүмдар гана чыгарып, ошолордун негизинде бийлик (саясат) жүргүзөт. Жусуп Баласагын бийлик жана саясат түшүнүктөрүн башкарар түшүнүгү менен туташ караган. Адилеттик өкүмдардын асыл, нарктуу касиети.

Жусуп Баласагын бек баркы менен эл наркын туташ биримдикте караган. Эгерде, өкүмдар же бек канчалык ақылдуу, билимдүү болсо, анын эли да ошончолук нарктуу, салттуу болот. Андай эл адамгерчиликтин асыл сапаттарын аздектеп баалай билет дейт ойчул (887, 891-бейттер). Ал эми өкүмдар же бек актыктан, адилеттик жолдон тайыса, анда ал он жолунан адашат (282-бейт).

Улуу ойчул дүйнелүк философиянын тарыхында салттуу темалардын бири болгон адамдын жакшы, жаман жактарына өзгөчө маани берип токтолгон. Автор алды менен адамдын жашоо турмушунда жакшылык менен жамандык үзөнгүшөш жүре тургандыгын (917-бейт) белгилейт. Адамдын моралдык кадыр-баркын даназалаган Жусуп Баласагын адилеттик, билимдүүлүк, жоомарттык, сабырдуулук, калыстык саяктуу касиеттерди жакшылыктын башкы критерийлери катары белгилейт. Ошол эле учурда ал жалганчылык, олормандык, ач көздүк, оройлук, одонолук, тажаалдык саяктуу пендечиликтеги адепсиз жексур сапаттарды жактырабагандыгын айтат (848- 850-бейттер).

Жусуп Баласагындын түшүнүгүндө адам баласы – дүйнөдөгү назик, татаал жана улуу кубулуш. Ал өзүнүн ақылы жана билими менен дүйнөнү өзгөртө алат, анын ичинде үлгүлүү, жүрүм-турому, иш-аракети жана жакшы созу менен өзүн да, башкаларды да тарбиялайт. Бирок адамдын баары эле бирдей боло бербейт. Бир түрү – билимдүү, ақылдуу, нарк-нусканы билгендер, экинчилери болсо – терсаяк, тентек жандар.

Жусуп Баласагын адамдын айткан созу менен аткарған ишинин, башкacha айтканда, адамдын сырткы жана ички дүйнөсүнүн дал келишине да атайын токтолгон. Автордун ою боюнча, адамдын нарктуулугунун бир белгиси – созу менен ишинин төл келгендиги. Андай адамга башкалар эки дүйнө ыраазы дейт ойчул. Ал эми созу суу кечпеген тантыкты, калпычыны автор нарксыз, адепсиз жандар деп баалайт (2855-бейт).

Адамдардын моралдык касиеттеринен Жусуп Баласагын жөнөкөйлүктү жана кичи пейилдикти баалаган. «Кут билимдин» башынан аягына чейин автордун жөнөкөйлүк жана кичи пейилдик, мээрмандык тууралуу омоктуу ойлору көп ирет кайталанып айтылган. Адам бийликтин кандай бийиктигине көтерүлбесүн, колуна канчалык байлык, мансап топтобосун ал, алды менен, жөнөкөйлүк, кичи пейилдик, мээрмандык касиеттерин сактоосу зарыл деп, жөнөкөйлүкту жөндөп, урматтап, жөнөкөйлүк жакшы жөрөлгөлөрдүн башаты экендигин, керкейген адамдын түпкүлүгүндө өзүнө да, өзгөгө да кесири тиерин автор атайын айтат (1705-1706-бейттер).

Жусуп Баласагын адам баласынын адеп-ахлак дүйнөсүнө мүнөздүү болгон сабырдуулук, көтерүмдүүлүк, берешендик саяктуу сансыз, көп нарктуу касиеттердин артыкчылыгын айтуу менен, шашмалык, ач көздүк сымал бейадеп сапаттардын терс таасирине да көп токтолгон (1997-1999-2000-бейттер). Чыгарманын дагы бир жеринде автор мактанчаактык, алдамчылык, алыш сатаарлык, сарандык саяктуу сапаттарды кара мүртөз жандарга мүнөздүү деп жектейт.

Жусуп Баласагындын этикалык концепциясында адамдын нарктуулугун аныктоонун дагы бир зарыл критерийи – анын бешене терин айызган ак эмгеги. Адам талбаган эмгеги менен гана адамгерчиликтин туу чокусуна жетет деген ой чыгарманын башынан жалкоолукту жектеген, ар кандай ишти чыныгы дит менен аткарууну, соз менен иштин төл келишин жактаган ойлору түбөлүк тарбиялыш маанинегэ (1505-1506...-бейттер).

Демек, «Кут билим» – улуу ойчул Жусуп Баласагындын көп жактуу дүйнө түшүнүгүн ичине камтыган, көркөм этикалык жагынан алганда энциклопедиялык мазмундагы чыгарма. Автордун философиялык, саясий, социалдык түшүнүктөрүнүн квинтесценциялык негизин адамгерчилик, адепттүүлүк жөнүндөгү монолиттүү мазмундагы ой толгоолор түзүп турат.

Үчүнчү баптын «Легендарлуу ойчулдар: салттуу этиканын стихиялык формалары» деп аталган төртүнчү белүгүндө легендарлуу ойчулдардын этикалык ой-пикирлери жогорку адеп-ахлактык идеалга, моралдык ишенимге негизделгени изилденген.

Сансыз кылымдар бою көчмөндүк жашынан кечирип келген кыргыз элинин философиялык-этикалык мурастарын окуп билүүдө илимде легендарлуу деп аталган ойчулдардын өзгөчө орду бар. Алар – Асан Кайы, Толубай Сынчы, Токтогул Ырчы, Санчы Сынчы. Булардын адеп-ахлактык маңызга каныккан ой толгоолору эчендеген урпактардын санаа сезиминен, ой элегинен сыйдырылып етүп, калк ичинде кылымдап сакталып келе жатат. Алардын ақылман сөздөрүнде, элдин көкөйүндө орногон ойлуу, сыйрудуу накылдарында калктын эзелки эрмеги менен эрдиги, ақылы менен арманы, турмушу менен салт-санаасы, нарк-наслии айтылат.

Ошол аты анызга, легендага айланган, ақылы артык даанышмандардын бири – Асан Кайы. Анын бизгэ жеткен санаттарында кыргыз элинин жалпы философиялык-этикалык өңүттөгү көз караштары тастыкташылган. Ал санаттарда адам, коом, жакшылык, жамандык тууралуу күнүмдүк салттуу жашоодогу практикалык моралдын нормалары чагылдырылган. Асан Кайынын этикалык

ой пикирлери анын чыгармачылыгында жогорку адеп-ахлактык идеалга, моралдык ишенимге негизделген деп айтууга мүмкүндүк берет [Мукасов, Ы. М. Кыргыз элинин философиялык ойломуун тарыхый динамикасы [Текст] / Ы. М. Мукасов. – Бишкек: Илим, 2004. – 146-б.].

Асан Кайгынын этикалык эмпирикасынын өзөктүү бир көрүнүшү - бил кимге же эмнеге гана болбосун багытталган боорукердик. Ушул жерден Асан Кайгынын философиялык-этикалык дүйнө карашынын универсалдуулугу тууралуу айтпай коюуга болбайт. Дал ушул боорукердик түшүнүгү аркылуу ақылмандын дүйнө түшүнүүсүнүн объекти – бил бир гана адам эмес, жалпы курчап турган дүйнө экендигин көрөбүз. «Асан Кайгынын көркем туундулары... маани-маңзы жагынан тунук ақыл ойдун (прагматизмдин), чындык менен боор толгоонун философиясы деп айтсак болот» [Эркебаев, А. Кыргыз адабиятынын аз изилденген барактары [Текст] / А. Эркебаев. – Бишкек: Учкун, 2004. – 101-б.].

Асан Кайгынын санаттарынан көрүнүп тургандай боорукердик анын дүйнө карашынын жашоодогу, болумуштагы жалгыз эле этикалык субстанциясы эмес [Аманалиев, Б. А. Из истории философской мысли киргизского народа [Текст] / Б. А. Аманалиев. – Фрунзе: Изд-во АН КиргССР, 1963. – С. 67]. Ал өзүнүн ой санаасында жашоодогу изгиликтин (добродетель) изин кубалап отуруп маанилүү болгон кеп жагдай-көйгөйлергө көңүл буруп саресеп салат.

Даанышман ойчул адамдарды бири-бириине күйүмдүү, боорукер болууга бир тугандарча жана ынтымак-ырашкерликте жашоого чакырат. Адамдар ортосундагы касташуулар, уруулаштар жана бөтөн элдер ортосундагы жанжалдар менен согуштар ақынды өзгөчө кайғы-мунга салат» [Эркебаев, А. Кыргыз адабиятынын аз изилденген барактары [Текст] / А. Эркебаев. – Бишкек: Учкун, 2004. – 103-б.]. Өзү жашаган доордогу калктын арман-тилегинин, кайғы-кубанычынын күбөсү болуп, хан баш болгон эл жакшыларынан запкы жеп, жабыр тарткан, азган-тозгон каралайым элдин тагдырын кеп ойлогон – Асан Кайғы. Ақылмандын түшүнүгү боюнча каралайым калктын оор турмушунун башкы себеби – хан, бийлердин таш боордугу. Ушул себеп – социалдык тенсиздиктин, адилетсиздиктин, калыссыздыктын, башкача айтканда, эл башына түшкөн жамандыктын башкы булагы.

Демек, аты айызга айланган Асан Кайгынын философиясы – бил адам баласындагы жакшы жана терс моралдык сапаттардын, тагыраак айтканда, боорукердик менен ташбоордуктун, адилеттик менен адилетсиздиктин, жакшылык менен жамандыктын антиномиясы. Жан-жаныбардан тартып адам баласына чейин жакшылык тилөө (любовь к ближнему) – даанышмандын ой толгоолорунун моралдык квантэссенциясы. Анын көз карашында коомдук мамилелердин гармониясы, адамдардын социалдык тегине карабай бири-бирин течата урматтоосу – бил жакшылык, ал эми сарандык, текеберчилик касиеттер – булар жамандык.

Асан Кайгынын ою боюнча коомдогу боорукер жана кайрымдуу мамилелер бейпил жашоонун биринчи себеби боло алат. Адамдардын социалдык тегине карабай бири-бириин жасаган кайрымдуу, боорукер мамилеси гана бейпил жашоого жеткирет. Адамгерчилги боюнча биреөгө

текеберленбеген, тыңсынбаган адам – жакшы адам. Андан баары үлгү алуу керек. Ал эми сырткы жоолашуу, ички социалдык тенсиз мамилелер – жамандыктын себепкерлери. Андиктан тынч жашоо, социалдык жактан тен үкүктуу мамилелер – коомдогу бейпил жашоонун бирден бир урунтуу себеби. Элдик аңыздын фабуласынан алганда Асан Кайгынын универсалдуу гуманисттик пафоско жык толгон ой толгоолору дүйнөлүк философиялык мурастардын катарында түбөлүккө жашай берет деген ишеничизбек бекем.

Аты айызга айланган кыргыз элинин көнө тарыхында көп кылымдардан бери унутулбай айтылып келе жаткан ысымдардын бири – Токтогул Ырчы. Ал ошол заманда кыргыздарды башкарып турган хандардын бийлигине карата да курч ойлорун айткан. Мындаи ырлары менен Токтогул Ырчы өз доорундагы саясий-социалдык, философиялык, социалдык-этикалык ан-сезимдин калыптанышына кабелтен таасир берген. Айрыкча, бийликтин чиренген хан, бийлердин адилетсиздигин ашкерелөө менен, ал өзүнүн моралдык көз караштарын ачык түүнткөн.

Кыргыздын легендарлуу деп аталган көрөгөч ақылмандарынын арасынан, албетте, Толубай Сынчынын атын атабасак болбайт. Каардуу бийликтин капшабына кабылган Толубай Сынчынын хан жардыгы менен көзү оюлуп, азиз болуп калган. Бирок ошого карабастан Толубайдын сезим-туюму курчуп, жашоонун ар кандай кырдаалын ал кыраакылык менен байкап, ар нерсени ақылга салып, адилет баасын издеңген. Ошондон улам андан адам ақылнын асыл туундусу катары маржандай болгон ақылман сездерүү калган. Анын, эң алды менен, эңсеп көксөгөнү адамдардын ортосундагы адилет мамилө болсо деген тилеги болгон. Андан да өзгөчө белүп айттуучу маселе Толубай Сынчынын да ақылмандуулугунун башкы темасы жакшылык-жамандыкка, адилеттик-адилетсиздикке байланыштуу болгон.

Бардык адамдардын тенсикте жашоосун көксөгөн ақылман Толубай Сынчы коомдук турмушту бир бүтүн этикалык организм [Аманалиев, Б. А. Из истории философской мысли киргизского народа [Текст] / Б. А. Аманалиев. – Фрунзе: Изд-во АН КиргССР, 1963. – С. 70] катары кабылдаган. Ошондуктан ал ырыс алды ынтымак [Кыргыз поэзиясынын антологиясы [Текст]: 2 к. / түз. К. Жусупов. – Бишкек: «Кыргызстан-Сорос» фонду, 1999. – 1-китеп. – 506-б.], – деп жалпы журтту ынтымакчылык чакырган, ынтымакчылык барчылыкка, токчуулукка жеткирээрин, ал эми ынтымаксыздык жокчуулукка, апаатка алып келерин айткан.

Легендарлуу ойчулдардын катарында Санчы Сынчынын аты да аздектелип айтылып жүрөт. Ал сезгө чечен, ал жак, бил жагын байкап-баамдап туруп, кимдин ким экендигин, ким болоорун таасын айткан көрөгөч синчы, кеөден көрөнгөсүндө элдик нарк насылди, каада-салтты кастарлап, кадырлаган ақылман ойчул болгон. Ал күн эсеби менен ай эсебин жүргүзүүнүн элдик астрономиялык формуласын таамай билген, ойлом логикасында, азыркыча айтканда, дедуктивдуу-индуктивдуу ыкмаларды билгичтик менен колдоно билген адам болгон [Байбосунов, А. Философские воззрения легендарных мыслителей [Текст] / А. Байбосунов; отв. ред. О. А. Тогусаков. – Бишкек: Элпек, 2001. – С. 43].

Санчы Сынчынын дагы бир көрөгөч касиети – ал ар кандай адамдын келечегин айтып, сын баасын билдирген. Ошондуктан эл ичинде ал алдын ала айта билген олужа атсанган. Албетте, ал адамдын күлк-мұнәзүн, жүрүм-турумун баалаганда анын адеп-ахлаттық, адамгерчилик, адилеттік сыйктуу моралдык нарк-насилди камтыган касиеттерине да өзгөчө баа берген.

«Көркем поэтигадагы дидактикалык этиканын философиялык маңызы» деп аталған төртүнчү балта заманчыл ақындардын этикалык идеялары, демократ ақындардын чыгармаларындагы адеп-ахлаттық түшүнүктөрдүн философиялык рефлексиясы каралған. Анкени, ақындык поэзияда инсаниятчылык темасы борбордук орунда турат.

Төртүнчү балтын «Заманчыл ақындар: эмпирикалык этиканын дидактикалык маңызы» деп аталған бириңи белүмүнде заманчыл ақындардын этикалык көз караштарынын негизги жактарына анализ жүргүзүлгөн.

Кыргыз ақындарынын кайсынысынын чыгармачылығында болбосун адам, анын жакшы, жаман сапаттарын, ой-мұдәсүн сипаттаган ырлар арбын, башкача айтканда, ақындар чыгармачылығында инсаниятчылык темасы борбордук орунда турат. Анкени алардын башкы темасы – капсаландуу каар замандын азабын тарткан карапайым эл, алардын ақыйкат жана тенденция деп так каткан ой-тилеги.

Заманчыл ақындардын ырларында социалдык тектикалык жактан тенденциялардың мазмундуу пендечиликтери жакшы-жаман сапат-мұнәздөрдүн сипаттаган дидактикалык-етикалык маанидеги саптар арбын. Эл башынан етүп жаткан оор турмушту, Кокон хандыгынын феодалдык-деспоттук үстөмдүгүн, падышалык өкмөттүн колониалдык-империялык саясатынын запкысын тарткан, ошонун баары айланып келип жалан карапайым элдин өзилүүсүнө алып келгендигине күбө болгон Арстанбек реалдуулукту болгонун болгондой айткан.

Кыргыз ақындарынын чыгармачылығында социоэтикалык ой толгоолор алдындык планга коюлган. Анын себеби, бириңиңден, алардын бул маселе боюнча белгилүү бир система түзүүгө болгон аракети эмес, экинчиңден, ага интеллектуалдык да шарт жок эле, тек гана мораль коомдук ан-сезимдин активдүү формасы катары коомдук мамилелердин бардык жагына түздөн-түз же кыйыр түрдө таасирин үзгүлтүксүз тийгизип турғандыгында.

Ақындар чыгармачылығында жакшылык менен жамандыктын айкалышкан жери – жеке адамдын жүрүм-туруму, күлк-мұнәзу, ииет-пейли. Бул жагдайды дәэрлик бардык ақындардын чыгармаларынан, айрыкча санат-насыят ырларынан кесири кездештиребиз. Айталы, Калыгулдуң терме, санат ырларында жакшылыктын үлгүсү катары кең пейнилдүүлүк, ынтымактық, кайрымдуулук сыйктуу касиеттер канталынаан коюлуп айтыват. Ошол эле учурда, ақын адам мұнәзүндөгү ичи тардык, кекирейүүчүлүк сыйктуу терс касиеттерди жамандыктын белгиси катары сүрөттейт. Андан сырткары, ақындын ырларында жакшылык деген түшүнүк барчылык, досчулук, ак ииеттік, сыйкорлук сыйндуу түшүнүктөр менен тектеш каралат. Ошол эле мәзгилде жамандыктын синоними катары мәннет, жардылык сыйктуу

социалдык маанидеги түшүнүктөр көп колдонулат. Белгилеп коюучу жагдай ақындар айткан тезаларды бири-биринен ажыратып же бири-биринен ейдөтемен кооп кароого болбойт. Андай түшүнүктөрдүн кайсынысы болбосун бир гана социалдык эмес, аксиологиялык мааниге да ээ. Анкени адамга мұнәздүү жакшы сапаттарды, асыл нарктарды аркалап ырдоо менен, ақындар алардын эч нерсеге алмашкыс руханий дөөлөттөр экендигин, дайыма кол созуп умтула турган идеал экендигин эске салышат. Ушундан улам ақындар чыгармачылығындағы кайрымдуулук проблемасын белуп көрсөттүү бүгүнкүн күнү ошол кайрымдуулукка элибиз таңсык болуп турганда орундуу болот. Арийне, кандай гана социоэтикалык түшүнүк болбосун ал ар бир конкреттүү тарыхый учурда өзгөчө формага ээ болушу мүмкүн. Бирок анын гумандуу мазмуну, маңызы тубелүк экендигинде шек жок.

Дегинкиси, ойчул ақындардын башка чыгармаларын көтүрүп зе, Молдо Кылычтын «Зар заманынын» социоэтикалык мазмунун талдай келгенде, ал чыгарма өзүнчө эле чакан этикалык-дидактикалык энциклопедиянын жүргүн көтөрүп турғандыгы көзгө урунат. Анда адам турмушундагы дайыма айкалышып, эриш-аркак, тулаш жүрүүчү жакшылык менен жамандык, адилеттік менен адилетсиздик, абиирдүүлүк менен абиирсиздик, сабырдуулук менен сабырсыздык, ар намыс, уят-сыйыт сыйктуу кенен маанидеги этикалык түшүнүктөр жалпы Чыгыш философиялык маданиятына мұнәздүү болгон салттуу нұкта өз жандырмагын тапкан десек аша чапкандык болбойт.

Молдо Кылычта кайрымдуулук сыйктуу асыл сапат ач көздүккө каршы коюлуп ырдалат. Алсак, ақын адамдардагы жексүр сапаттардын бири катары ач көздүкту жектейт жана анын жалпы жүртка зияндуулугун таамай белгилейт. Анын социоэтикалык ой-түшүнүгүнүн дагы бир айтаарлык жагы – ақындын адам ақылын аздектеп, анын андагыч күчүн, айнығыс маанинин ачып көрсөткөндүгүнде.

Төртүнчү балтын «Демократ ақындар: адеп-ахлаттық түшүнүктөрдүн парадигмасы» аттуу экинчи белүмүнде демократ ақындардын философиялык өңүттөгү өзүктүү көркем-этикалык көз караштары изилденген.

Ақындар чыгармачылығы тууралуу сөз болгондо, арийне, адабиятта ақын-демократтар деп аталып жүргөн Токтогул менен Тоголок Молдо өзгөчө орунда турушат. Булардын чыгармалары дүйнөнүн өзүндөй татаал, көп кырдуу руханий байлыкты ичине камтыйт. Ақыл күчүн даңазалаган терме, санат, насыят, үлгү ырлары - өмүр менен олүмдүн, арзуу менен армандын, толук менен кемүүнүн, жеткүлтүк менен наадандыктын, айтор, адам турмушундагы дилеммалуу антиномиялардын бүттес күрөшүнүн күбөсү. Деген менен түбөлүгүндө жакшылыктан үмүттөнгөн оптимисттик реквием сыйктуу ишеним-императив – булардын чыгармачылығынын башкы бөтөнчөлүгү.

Маселен, Токтогулдуң философиялык наркка каныккан «Дүнүйөсүндо» бол дүнүйөнүн түрүксуз етүп, өзгерүп туршуу жонунде гана сөз болбостон, ал өзү карама-каршылыктардын биримдигинен турат деген интуитивдүү диалектикалык ой айтыват. Токтогулдуң мындаи нұкура философиялык

мазмундагы көз карашы, дүйнө түшүнүүсү, аны таржымалдоочу (интерпретациялоочу) айрыкча санат-насыят ырларында, термелеринде да таасындалып тастыкталган. Эз доорунун, социалдык түзүлүшү боюнча карама-каршылыктуу тапттардын өз ара мамилелеринде бири-бирин танып тургандыгын абын өз чыгармаларында ырастайт.

Акын-демократтардын чыгармаларынын тематикасы бай, элдин социалдык эркиндиги - алардын чыгармачылыгынын башкы критерий. Акындар эркиндик гана элге жакшылык алып келээрин туура түшүнүү менен жакшылык маселесин «менчик», «эркиндик» сыйктуу маанидеги түшүнүктөр менен бирдикте карашкан. Бул идея алардын көп чыгармаларында кездешет.

Токтогул акын катары падышалык бийликтин адилетсиздигин, ырайымсыздыгын көп жолу белгилеп, «Азат болоор бекенбиз, ак падыша жок болуп», - деп империялык режим жоюлмайынча боштондук болбосун ачык айтып чыккан.

Тоголок Молдо жөнүндө сез болгондо, анын агартуучулук жагы тууралуу айттай коуюга болбайт. Ал өзү кат таанып, сабаты жоюлган инсан катары илим менен билимди жогору баалап, элди, айрыкча, жаштарды билимдүүлүкке, ақыл-эстүүлүкке үндөгөн, наадандыкты жектеген.

Тоголок Молдо коомдогу оош-кыйыш мамилелерге саресеп салып ой санаасынан еткерүп, жакшылык жана жамандык сыйктуу карама-каршылыктуу түшүнүктөрдү көңири таржымалдаган. Ойчулдуу түшүнүгүндө жакшылык – был жеткисең, көтерүнүү эл мүдөесүн, адептүү жүрүм-турумду көздөгөн нарк-насил, ал эми жамандык – аны таңган терс мүнөз сапат. Жакшылык жана жамандыктын карама-каршылыктуу табиятын таасын андаган Тоголок Молдо бул сапаттардын жалпы коомдук мамилелерге да, жеке адамдын керт башына да мүнөздүү болуп байкалаарын баляндайт.

Ал эми Барпы акындын ырларынын аттарын эле атап айтканда ал жакшылык-жамандык маселесине көнен токтолгондугун көрөбүз. Акын адамдардагы сүктүк «Сүк молдо», алдамчылык «Алдамчы эшен», жалганчылык «Жалганчы», залимдик «Залим хандар азабы», бузуктук «Бузук», ушакчылык «Ушакчы», ач көздүк «Ач көз», ич тардык «Питина», ақылсыздык, наадандык «Келесоо» сыйктуу терс сапаттарды келекелеп ашкерелейт.

Акындар чыгармачылыгында үй-було, анын жакшылык менен жамандыкка байланыш жактары жөнүндөгү ой-пикирлер арбын. Бул тема дээрлик бардык акындардын чыгармаларында орун алган. Маселен, Женижоктун «Үй-було» аттуу ырында үй-булөнүн ынтымагы, бакыты, байлыгы аялдын жакши же жаман мүнөзүнө байланыштуу болот деген ой айттылат. Акындын үй-булөлүк мамилелер тууралуу ою, анын жакши, жаман жактарын, эң алды, менен аялга байланыштыра айта келип, бирок маселенин масштабын көнөйттөт. Үй-булонун бакыты ата-эненин өз ара мамилелерине, ага-туугандын ортосундагы мамилелеге жалпы жамааттын ынтымак-ырашкерлигине байланыштуу экендигин белгилейт.

Акындар чыгармачылыгында адилеттүүлүк түшүнүгүне да ашкере маани берилген. «Демократ акындар үчүн адилеттүү болуу бийик адеп-ахлактык сапаттарга: адамгерчилүкке, боорукердикке, кең пейилдикке ээ болуу»

[Мукасов, Ы. М. Кыргыз элинин философиялык ойломунун тарыхый динамикасы [Текст] / Ы. М. Мукасов. – Бишкек: Илим, 2004. – 221-б.]. Адилеттүүлүк же адилетсиздик бул эки этикалык антиномиянын социалдык мамилелердеги ич ара карама-каршылыгы акындардын этикалык ой-санаасынын борборунда болгон. Себеби ал бир гана этикалык өнүттөн эмес, ички таптык карама-каршылыкка таянган саясий-социалдык өнүттөн да наркталып, нускаланып каралган.

Акындар адам баласы учун дайыма аздектелип айтылган ар намыс, милдет сыйктуу моралдык сапаттарга да тыкыр көңүл белүшкөн. Алды менен, ар намыс жеke адамдын керт башына мүнөздүү касиет катары каралып, ошондон улам «коёнду камыш, эрди намыс өлтүрөт» деген ишеним императив калыптанган. Мисалы, Токтогулун «Санатында», Тоголок Молдонун «Насыттында», «Барпынын «Жакши экен», Женижоктун «Накыл кеп» аттуу чыгармаларында бул тема атайдын философиялык пафос менен айтылган.

«Азыркы социалдык парадокстор жана алардын этикалык импликациясы» деп аталган бешинчи балта аалам менен адам биримдигинин жана карама-каршылыгынын этикалык жагдайлары белгиленип, азыркы илимдин этикасынын глобалдык актуалдуулугу аныкталган.

Бешинчи баптын «*Социожаратылыштык көзөвөлиүү* жана анын этикалык диссонанстары» аттуу биринчи бөлүгүндө табиятка карата мамиленин этикалык маселелери каралган.

Акыркы жылдарда жаратылышты коргоо, жаратылыш ресурстарын рационалдуу пайдалануу, экологиялык туруктуулукту сактоо маселелерине кызыгуу артып жатат. «Экология» деген сез, албетте, учурда популярдуу терминдердин бири. Бүгүнкү күнде адам менен жаратылыштын биримдигинин экономикалык, техникалык, экологиялык өнүттөрүн талдоо ётө зарыл. Бирок адамдын жаратылыштагы орду, табият менен болгон мамилеси жөнүндөгү маселени философиялык өнүттөн изилдеөнүн мааниси андан кем эмес.

Жаратылыш менен коом бир системанын эки тарабын билдирген өз ара татаал байланышта болушат. Бул байланыштын негизги түрү болуп коомдо орун алган баалуулуктар менен шартталган, адеп-ахлактык-нарктык мазмунуга ээ болгон адамдын иш-аракети саналат. Демек, адамдын жаратылышка болгон мамилесинин адеп-ахлактык мазмуну бул мамиленин социалдык мүнөзүн жана адамдын ишмердүүлүгүнүн коомдук баалуулугун эске алуу менен туташ байланыштуу.

Адамдын адеп-ахлактык табияты анын максатка ылайыктуу ишмердүүлүгү менен шартталат. Жаратылышты өзгөртүүчү иш-аракеттин натыйжаларына болгон мамилеси башка адамга, анын эмгегине карата мамилени билдирген учурда моралдык мазмун байыйт. Бул – адамдын жаратылышка болгон гумандуу мамилесинин моралдык жагы. Мында инсандын социалдык маңызын гана эмес, ошондой эле жаратылышты сактоочу ишмердүүлүкту анын коомдук баалуулугу жагынан кароо методологиялык жактан принципиалдуу мааниге ээ.

Жаратылышка сарамжалдуу, аяр мамиленин маңызы адамдардын айланачайре менен өз ара аракеттенүүсүн коомдук жонгө салуу зарылчылыгы менен

байланышкан. Убактылуу утилитардык пайданын таламдарына баш ийдирилген коомдо ондуруш ишинин ээ жакынки натыйжалары гана эске алынат. Акыркы бир нече он жылдыкта биздин коомдо дал ушундай тенденция жүрүп жатат. Бул жерде адамдын табиятка карата иш-аракетинин табигый жана социалдык кесепеттерин конулдан сырт калтырбоо учурдун зарыл экологиялык-этикалык талабы экендигин эске алуу зарыл. Анткени, табиятка карата аяр мамиленин ээ таасирдүү жондөп-тескел турган баалуулуктары жана факторлору – адилеттүү моралдык принциптер. Өзүнүн предмети боюнча көптөгөн илимдердин мазмунуун биринчириген билимдин татаал тармагы болгон социалдык-экология адамзат учун жаңы баалуулуктарды алдыга кооуга кубаттуу түрткү болгондугу бекеринен эмес.

Азыркы глобалдык ааламдашуу шарттарында моралдык тарбиялоо маселеси улам актуалдуу болуп баратат. Бул процесстүү олуттуу оптималдаштыруу зарылдыгы бир катар себептерден улам келип чыгат. Алар – акыркы жылдары курчуп бара жаткан экологиялык кырдаалды жонгө салуу учун коом менен жаратылыштын биримдигин өзгөчө баалоо, курчап турган чойрону көздүн көрөнүштөн коргоо, жаратылыш ресурстарын ашкере сарамжалдуу пайдалануу маселелери.

Этикалык-экологиялык тарбия адамдын жаратылышка карата болгон адеп-ахлактык позициясын, активдүү моралдык ан-сезимин калыптандырууны камтыйт. Адам учун табияттын баалуулугу, ага карата мамиленин кандай болоору, кобүнчө инсандын жалпы моралдык позициясынан көз каранды. Жаратылышка чыныгы адеп-ахлактык мамиле кылуу – инсандын өзүн өзү активдүү тарбиялоосунун натыйжасы. Демек, адеп-ахлактык жана экологиялык билим берүүнүн маанилүү милдеттеринин бири – инсандын адеп-ахлактык жактан өзүн-өзү өркүндөтүү мұктаждыгын жана табиятка карата өзгөчө гумандуу мамилелеге өз алдынча умтулууну өркүндөтүү болуп саналат.

Айлана-чойронау коргоо – табигый жана табигый-техногендик кырсыктардан табияттагы бардык байлыктарды, биосфераны, келечекте болуучу ачылыштарды сактап калуу учун жасалған максаттуу практикалык иш-аракеттерди билдирет. Бирок жаратылышты сактоо учун адамдардын өздөрү бул учун зарыл болгон касиеттерге жана сапаттарга ээ болушу көрек: биричинчен, жаратылыш учун жоопкерчиликти өзүнү бир жактуу түрдө кийшаюусуз алуу; экинчинен, жаратылыштын баалуу болгон бардык байлыгын терен түшүнө билүү; үчүнчүден, адам менен жаратылыштын ортосундагы мамилени координациялоонун бирдиктүү стратегиясын иштеп чыгуу.

Бешинчи балтын «*Сциентисттик этиканын глобалдык актуалдуулугу*» деп аталған экинчи болүгүндө илим менен техниканын онугүшүнүн этикалык жагына тишелүү айрым парадоксалдуу маселелер талдоого алынган.

Адамзаттын жаңы технологиялык жетишкендиктеринин реалдуулукка негизделген эки жагы бар. Бир жагынан, жакында эле фантастиканын босогосунда турган адам генийинин илимде, техникада, технологияда жана маалыматта жараткан жетишкендиктери таң калтырат. Экинчи жагынан, илимий-техникалык прогресстин, өзгөчө аскердик технологиялар

тармагындагы жетишкендиктердин согуш куралина айланганын көрүп тынычсызданбай көй албайсын.

Адамдын илимий жана ойлоп табуучулук жөндөмдүүлүгү атомдук-молекулярдык деңгээлге чейин жеткен нанотехнологиялардын пайда болушуна байланыштуу бул маселе акыркы жылдары ого бетер курчуду. Наноизилдөөлөрдүн объекти болуп атомдордун жана молекулалардын масштабындагы материалдар саналат.

Нанотехнологияларды онуктурүүн социалдык-маданий кесепеттерин эске алуу абзел анткени, алардын когнитивдик күчү позитивдүү потенциалга гана ээ болбостон, азыркы милитаристтик техногендик күчтөр цивилизация адамзаттын жашоосуна да коркунуч туудуруп жатат. Жалпысына нанотехнологиялар индустриалдык доордун технологиялык парадигмаларын микрокомпьютерлештириүү жана коомдун бардык чөйрөлөрүн санариптештириүү, жасалма интеллектти түзүү жолу менен өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк ачты.

Тарыхый онүгүүнүн жүрүшүндө илимий-техникалык прогресс, адамдын жаратылыш процесстерине тийгизген терс таасиринин осушу, энергиянын кайра жарапбаган булактарынын, жаратылыш ресурстарынын улам азайып бара жаткандыгы жана башка бир катар факторлор адамзатты ар кандай жаңылыштыкка жол бербей турган этапка алып келди. Бүгүнкү күнде туура эмес кооптуу чечимдердин терс кесепеттеринин масштабы жана оордугу кайсы жерде болбосун глобалдуу болуп баратат. Ал эми муун эске албаган ар кандай олдоксон аракеттер аңтигумандуулукка, демек, адеп-ахлаксыздыкка жол ачат.

Илимий-техникалык прогрессте ар бир жаңы этап, адегенде, прогрессивдүү артыкчылыктарды гана жарыялайт. Бирок андан кийин экинчи жана үчүнчү туундулар келип чыгат да, алар кооптуулукту жаратыши мүмкүн. «Ар кандай кубулуштун жакшылык катары көрүнгөн касиеттери жамаңдыкка айлануу учурун өзүнө жашырып турараарын» [Диалектика и этика [Текст] / А. А. Хамидов, Ж. М. Абдильдин, Л. М. Архангельский, и др.]. – Алма-Ата: Наука, 1983. – С. 81] унутлашибыз жөн. Муну ядролук энергетиканы онуктурүү же тамак-аш ондурушундө генетикалык модификацияланган элементтерди колдонуу мисалында көрсөтүүгө болот. Бул нанотехнологияларды жана наноматериалдарды колдонууда коопсуздук принциби акыркы орунду эзлебеши көрек дегенди билдирет.

Илим менен техниканын этикалык маселелери коомдун онүгүүсүндөгү жаңы милдеттер менен дайыма коштолуп келе жатканы талашсыз. Наноилим жана нанотехнологиялар деңгээлинде заманбап илимдин кенири дисциплинардык жана технологиялар аралык табиятынан улам илим этикасы койгойлордун жетишээрлик кенири спектрин камтыйт жана анын көптөгөн маселелери этикалык рефлексиянын башка онүттөрү менен ажырагыс түрдө байланыштуу. Анткени, «Илимдин этикалык онүтү илимдин өзүнүн онүгүшү жана коом менен өз ара байланышы аркылуу тастыкталат. Илимдин тигит же бул интерпретациясы бир топ даражада илимдин этикалык маселелеринин актуалдуулугун аныктайт» [Фролов, И. Т. Этика науки: Проблемы и дискуссии [Текст] / И. Т. Фролов, Б. Г. Юдин. – М.: Политиздат, 1986. – С. 396].

Ошондуктан илимий-техникалык этиканын бардык маселелери өтө маанилүү. Бул илим менен техниканын жетишкендиктеринин динамикасынын жылдан жылга илгерилеп бараткандыгы менен түшүндүрүлөт. Ушундан улам илимий-техникалык прогресстин мүмкүн болуучу терс кесепеттерине өз убагында адекваттуу чара көрүүнүн мааниси убакыт өткөн сайын актуалдуу болуп барат.

КОРУТУНДУ

1. Кыргыз элинин философиялык ойлому акыркы жылдарда илимпоздордун өзгөчө көңүл бурган предмети болуп калды. Бул жаатта жазылган эмгектерде философиянын тарыхынын теориялык проблемалары, элибиздин коомдук аң-сезиминин өнүгүшүнүн негизги бағыттары жана өзгечелүктөрү, фольклордун философиялык маңызы, орто кылымдардагы ойчулдардын дүйнө таанымы, XIX кылымдын жана XX кылымдын башындағы ақындардын философемалары изилденет. Ал эми кыргыз элинин этикалык ойломун изилдөө боюнча маанилүү иштер жасалган жана арбын материалдар топтолгон. Бирок аткарылган эмгектерде проблеманын айрым гана жактары каралган. Кыргыз элинин рухий маданиятынын, философиялык ойломунун өнүгүү контекстинде анын эмпирикалык этикасынын тарыхый динамикасы азырынча толук талдоодон өтө элек.

2. Философиянын тарыхындағы жакшылык жана жамандык түшүнүктөрү башка этикалык түшүнүктөргө караганда ойчулдардын көңүлүн өзүнө көбүрөөк бурган. Анткени алар адеп менен адепсиздикти чектеген моралдык диалектиканы чагылдыруунун эң жалпы формасын билдириет. Аталаң категориялардын карама-каршы табияты аларды этиканын негизги субстанциялык түшүнүктөрү катары мүнөздейт. Калган бардык категориялар тигил же бул даражада жакшылык менен жамандыкты түтүнчүлүк формасы болуп эсептелет, себеби алар этикалык категориялардын бүткүл системасынын башатын, езегүн жана маңызын түзөт. Моралдык жакшылык жана жамандык түшүнүктөрүнүн калыптанышы, өнүгүшү жана өз ара байланышы маселесине кыскача тарыхый-философиялык сереп салуу практикалык реалдуулуктун талаптарына, адамдын аң-сезиминин өнүгүү мыйзамдарына жараша ар кандай философиялык системаларда ар башка болгон.

3. Мораль – бул социалдык мамилелердин өзгөчө формасы, ал адам ишмердүүлүгүнүн, коомдук практиканын бардык жактарын жөндөйт, тескейт. Мораль – дүйнө кабылдоонун бир жолу, дүйнө түшүнүүнүн өзгөчө формасы. Өзүнүн ушул өзгечелүгү менен айырмаланган мораль жалпы адамзаттык айын чындыктарды ичине камтыйт. Андан сырткары моралдык аң-сезимде логикалык ырааттуулук, кылымдардын кыйырынан өтүп калыптанган түшүнүктөрдүн түрмөгү, дүйнө түшүнүүнүн моралга жана мүнөздүү болгон системасы бар.

4. Этикалык түшүнүктөр эки денгээлде калыптанып өздөштүрүлөт: эмпирикалык жана теориялык. Кыргыз элинин социалдык-етикалык түшүнүктөрү эмпирикалык моралдын денгээлинде калыптанган. Башкача айтканда, кыргыз элинин көөнө тарыхында көрөнгөлөнгөн философиялык-етикалык идеялар жалпыланган абстракттүү универсалийлердин аралашмасы

эмес. Алар коомду таанып билүүнү, өздөштүрүүнү, улантуунун диалектикалык мыйзам ченемдүүлүктөрү. Ошол диалектикалык процесстин натыйжасында кыргыз коому өзүнүн моралдык-етикалык, маданий-философиялык бай казынасын түзгөн.

5. Мифология – куру кылдын туундусу эмес, адам акылынын реалдуу турмушту элестүү чагылдырган жаркын учуру. Ал адам аң-сезиминин зарыл баскычын түзгөн маанилүү категория. Мифология реалдуу турмушту интеллект күдүретинин жетишинче конкреттүү сипаттаган. Миф – аң-сезимге трансценденттүү кубулуш, реалдуу турмушту чагылтуунун өзгөчө бир формасы жана деңгээли. Мифологияда тигил же бул элдин нарк-насилииң аздектеген таасирдүү философиялык-етикалык ишеним-императивтери, жакшылыкты туу туткан ой-мүдеөлөрү чагылдырылган. Мифтердин философиялык-етикалык мазмуну аллегориялуу-ассоциативдүү формада түтүнчүлөт.

6. Элдик оозеки чыгармачылыкта катылган даанышмандык – адамзаттын чындыкка объективдүү ой жүгүртүүгө жасаган алгачкы аракети. Даанышмандыктын турмуштук маңызы ааламдын татаал системасында адамзаттын туура багыт алуусунда турат. Оозеки чыгармачылыктагы социалдык-етикалык идеялар конкреттүү тарыхый тажрыйбанын негизинде калыптанган. «Манас» эпосунда элдин этикалык көз караштары өзгөчө бай чагылдырылган. Алар анын максат-мүдеөлөрүн, этикалык идеяларын, адеп-ахлактык баалуулуктарын, иш аракеттерин түтүнчүлөт турат. Элдик оозеки чыгармачылыкта, анын ичинен эпосто элдин социалдык-етикалык идеялары жакшылык менен жамандыктын, адилеттүүлүк менен адилетсиздиктин күрөшү жөнүндөгү ойлор аркылуу берилген.

7. Жусуп Баласагындын «Кут билим» поэмасы көркөм поэтикалык жана эмес, белгилүү бир концептуалдуу философиялык-етикалык мазмундуу чыгарма. Орто кылымдарга мүнөздүү болгон тарыхый шартта жаралгандыгына карабастан, поэмада автор адам, анын жашоо маңызы, максаты тууралуу түбөлүктүү суроолорго жооп издел, муундан-муунга өткөн сайын нугун жоготпос оюн айткан. Ойчулдун этикалык концепциясына ылайык жашоонун маңызы, максаты – адам деген ыйык атты ардактап, адилет, ак өмүр сүрүп, акыл менен иш жүргүзүп, колдо барына каниет кылып, бактылуу турмуш кечириүү. Ушул рухий дөөлөттөрдү сап тутуп жашаган адам жана өз өмүрүн сая эткөрбөгөн болот деп белгилейт ойчул.

8. Легендарлуу ойчулдардын бизге жеткен чыгармаларында кыргыз элинин жалпы философиялык-етикалык өнүттөгү көз караштары тастыкталган. Аларда адам, коом, жакшылык, жамандык тууралуу күнүмдүк салттуу жашоодогу практикалык моралдык нормалары чагылдырылган. Легендарлуу ойчулдардын этикалык ой пикирлери жогорку адеп-ахлактык идеалга, моралдык ишенимге негизделген. Алардын эңсегени – калктын бардарчылыкта жашаган бейпил турмушу. Ал эми адамгерчилик, адеп-ахлак жагынан алганда легендарлуу ойчулдар жакшылык, адилеттик сыйктуу этикалык идеалдуу нормаларды туу тутушкан. Алар адилеттүү коомду куруу идеясын көңүл көрөнгөлөрүндө уялатып эңсешкен.

9. Заманчыл ақындардың чыгармачылығында жакшылық менен жамандыктын айкалышкан жери – адамдың жүрүм-туруму, кулк-мұнөзү, ииетпейили. Алардың терме, санат ырларында жакшылыктын үлгүсү катары кең пейилдүүлүк, ынтымактык, кайрымдуулук сияктуу он касиеттер капиталынан коюлуп айтылат. Ошол эле учурда, ақындар адам мұнөзүндегү ичи тардық, кекирейүүчүлүк сияктуу терс касиеттерди жамандыктын ачык белгиси катары сүрөттешет. Андан сырткары, алардың ырларында жакшылық деген түшүнүк барчылық, досчулук, ак ииеттик, сыйкордук сияктуу түшүнүктөр менен текстеш, мазмундаш каралат. Ошол эле мезгилиде жамандыктын синоними катары жалкоолук, сараптык сияктуу социалдық маанидеги түшүнүктөр арбын колдонулат.

10. Демократ ақындардың чыгармачылығы – кыргыз элинин кылымдардан аздектеп келген маданиятынын өзүнчө бир тепкичи, кылымдарды кечирген маданий байлыгынын жыйындысы. Алардың терме, санат, насыят, үлгү ырлары этикалық-дидактикалық ой толгоолорго бай. Ақындар жакшылық менен жамандык жөнүндө ой толгоолорунда маселенин практикалык жагына басым жасайт жана жеке адам менен коомдун ортосундагы ажырагыс байланышты нукура эмпирикалык негизде чечмелешет. Алар эркиндик гана элге жакшылық алып келээрин туура түшүнүү менен жакшылық маселесин «менчик», «эркиндик» сияктуу социалдык-саясий маанидеги түшүнүктөр менен туташ карашкан. Демократ ақындардың чыгармаларынын негизги темаларынын бири – эмгек. Санат, насыят, үлгү, терме ырларында эмгектин жаратмандык маанисин көп ирет айтып, элге коомғо кызмат кылуу адамгерчиліктиң кымбат үлгүсү экенин аздектеп, эркин эмгекке үндөшкөн.

11. Жаратылыш менен коом бир системанын эки тарабын билдирген татаал ез ара байланышта болушат. Бул байланыштын негизги түрү болуп коомдо орун алган баалуулуктар менен шартталған адеп-ахлактык, нарктык мазмунга ээ болгон адамдың иш-аракеттери саналат. Демек, адамдың жаратылышка болгон мамилесинин адеп-ахлактык мазмуну бул мамиленин социалдык маңызын жана адамдың ишмердүүлүгүнүн коомдук баалуулугун эске алуу менен туташ байланыштуу. Азыр экологиялык этиканын алдында адам менен жаратылыстын ортосундагы мамилелердин бардык жактарына тиешелүү моралдык жоопкерчиликтүү баалуулуктарды сактоого өзгөчө кончул буруу мильдети турат.

12. Илимий техникалык прогресстин тынымсыз өркүндеосу дээрлик бардык пайдалуу ойлоп табуулар жана илимий жетишкендиктер, биринчи кезекте, экономикага салым кошуп гана тим болбостон, адамзатты жаңы, кәзде алдын ала айтууга кыйын болгон чакырыктар менен тобокелчилердин алдына коюп турат. Илимдин жетишкендиктерине этикалык баа берүү дайыма актуалдуу жана зарыл. Кандайдыр бир жаңы илимий жетишкендиктерди жаратууда адам жаратуучу, кожоюн катары аракеттенет жана келечекке оптимизм менен карап, ага илимий-техникалык жаңы талаптарды көт. Бирок кейгөй бардык жаңы илимий иштеп чыгуулар, анын ичинде нанотехнологиялык иштеп чыгуулар, негизинен, прагматикалык мұнәзде

болуп, моралдык жана этикалык императивдер кәзде экинчи планга өтүп кеткендигинде.

Диссертациянын негизги жоболору томонку илмий эмгектерде чагылдырылды:

1. Козубаев, Ө. Үнгү сөздөн улама [Текст] / Ө. Козубаев, А. Бекбоев. – Бишкек: Кант. типогр., 1994. – 62 б.
2. Козубаев, Ө. Ақылнаамз [Текст]: мейкиндик ж-а мезгил / Ө. Козубаев, А. Бекбоев. – Бишкек: Кырг. с.-х. ин-т, 1994. – 96 б.
3. Козубаев, Ө. Этическая мысль в ретроспективе [Текст] / Ө. Козубаев. – Бишкек: Кырг. с.-х. ин-т, 1995. – 160 с.
4. Козубаев, Ө. Элдик этикеттин эмпирикасы [Текст] / Ө. Козубаев, А. Мырзакматов. – Бишкек: Мурас, 2008. – 96 б.
5. Козубаев, Ө. Эмпирикалык этика [Текст] / Ө. Козубаев. – Бишкек: Солюшин, 2013. – 160 б.
6. Козубаев, Ө. Кыргыз элинин этикалык ойлом тарыхын таанып-билиүү [Текст] / Ө. Козубаев. – Бишкек: Солюшин, 2019. – 227 б.
7. Козубаев, Ө. Парадоксы этики [Текст] / Ө. Козубаев. – Бишкек: Солюшин, 2020. – 275 с.
8. Козубаев, Ө. Проблемы истории философской мысли в Киргизии [Текст] / Ө. Козубаев, А. И. Нарынбаев // Изв. АН КиргССР. – Фрунзе, 1987. – № 1. – С. 57-62.
9. Козубаев, Ө. К истории борьбы двух противоположных философских систем [Текст] / Ө. Козубаев // История философии и современность. – Душанбе, 1988. – С. 139-142.
10. Козубаев, Ө. Отражение социально-этических представлений киргизов эпосе «Манас» [Текст] / Ө. Козубаев // Тюркология – 88. – Фрунзе, 1988. – С. 631-633.
11. Козубаев, Ө. Предфилософские феномены народного сознания [Текст] / Ө. Козубаев // Методологические и мировоззренческие проблемы истории философии. – М., 1988. – С. 214-225.
12. Козубаев, Ө. К этике Юсуфа Баласагуни [Текст] / Ө. Козубаев // Философия: Прошлое, настоящее и будущее. – Фрунзе, 1989. – С. 171-174.
13. Козубаев, Ө. Социоэтическое содержание киргизского эпоса [Текст] / Ө. Козубаев, А. Бекбоев // Изв. АН КиргССР. – Фрунзе, 1989. – № 1. – С. 29-34.
14. Кыргыз элинин откон доорлордогу философиялык түшүнүмдерүн изилдөө [Текст] / Ө. Козубаев, А. Салиев, А. Какеев, Ы. М. Мукасов // Ала-Тоо. – Фрунзе, 1989. – № 7. – 144-160-б.
15. Козубаев, Ө. Из истории социально-этической мысли кыргызов [Текст] / Ө. Козубаев // Из истории социально-философской мысли народов востока. – Фрунзе, 1989. – С. 8-24.

- 16.Козубаев, Ө. К историзму эпоса "Манас" (социосемантический аспект) [Текст] / Ө. Козубаев // Знание: Семантика и прагматика. – Бишкек, 1991. – С. 81-88.
- 17.Козубаев, Ө. Тоголок Молдо – ойчул ақын [Текст] / Ө. Козубаев // Тоголок Молдо: Изилдеөлөр, эскеруүлөр. – Бишкек, 1991. – 94-102-б.
- 18.Козубаев, Ө. К методологии истории общественной мысли [Текст] / Ө. Козубаев // Общественно-философская мысль народов Средней Азии. – Бишкек, 1991. – С. 7-32.
- 19.Козубаев, Ө. Необходимость и случайность в естественнонаучных идеях восточных мыслителей [Текст] / Ө. Козубаев // Изв. АН КиргССР. – Фрунзе, 1990. – №1. – С. 24-29.
- 20.Козубаев, Ө. Тарыхый-философиялык тааным логикасы [Текст] / Ө. Козубаев // Саясий трибуна. – Бишкек, 1991. – № 2. – 9-13-б.
- 21.Козубаев, Ө. Мурас жана философиялык тааным [Текст] / Ө. Козубаев // Мурас. – Бишкек, 1991. – № 3. – 35-37-б.
- 22.Козубаев, Ө. История и "Манас" [Текст] / Ө. Козубаев // Проблемы комплексного изучения эпоса "Манас". – Бишкек, 1994. – С. 94-108.
- 23.Козубаев, Ө. От мифоэпического к реально-историческому [Текст] / Ө. Козубаев, А. Бекбоев // Наука и техника. – Бишкек, 1995. – № 1. – С. 17-22.
- 24.Козубаев, Ө. Парадигмы трагического в эпосе "Манас" [Текст] / Ө. Козубаев, Ч. Биялиева // Современность: Философские и правовые проблемы. – Бишкек, 1997. – С. 185-188.
- 25.Козубаев, Ө. Турмуш феноменологиясынын этикалык жагы [Текст] / Ө. Козубаев // Логос. – Бишкек, 1998. – № 1. – 63-67-б.
- 26.Козубаев, Ө. Этикалык категориялардын диалектикасы [Текст] / Ө. Козубаев // Логос. – Бишкек, 1999. – № 2. – 66-71-б.
- 27.Козубаев, Ө. Адепттин генезисине карата [Текст] / Ө. Козубаев // Преемственность народной мудрости в современной кыргызской философии. – Бишкек, 2006. – 264-266-б.
- 28.Козубаев, Ө. "Манас" – намыстуулуктун жана нарктуулуктун символу [Текст] / Ө. Козубаев // Современность: Философские и правовые проблемы. – Бишкек, 2006. – 20-27-б.
- 29.Козубаев, Ө. Адеп – адамдын алгачкы сезим-туюму [Текст] / Ө. Козубаев // Гуманитарные проблемы современности. – Бишкек, 2007. – 27-33-б.
- 30.Козубаев, Ө. Мифоэтика: Айкындык жана зарылдык [Текст] / Ө. Козубаев // И. Арабаев атындагы КМУнин Жарчысы. – Бишкек, 2007. – № 7. – 273-277-б.
- 31.Козубаев, Ө. "Кут билимдин" коомдук санаттары [Текст] / Ө. Козубаев // Тил жана катормо. – Урумчи, 2007. – № 4. – 10-14-б.
- 32.Козубаев, Ө. Акындык – акыл кенчи [Текст] / Ө. Козубаев // Тил жана катормо. – Урумчи, 2007. – № 4. – 14-17-б.
- 33.Козубаев, Ө. Интеллектуалдык стратегия [Текст] / Ө. Козубаев // Кыргызпатенттин "Кабарлары". – Бишкек, 2012. – № 1. – 28-29-б.
- 34.Козубаев, Ө. Кыргыз Республикасындагы интеллектуалдык менчик жана инновациялар системасы [Текст] / Ө. Козубаев // Кыргызпатенттин "Кабарлары". – Бишкек, 2012. – № 2. – 6-8-б.
- 35.Козубаев, Ө. Состояние и проблемы инновационной деятельности в Кыргызской Республике [Текст] / Ө. Козубаев // Кыргызпатенттин "Кабарлары". – Бишкек, 2013. – № 1. – С. 28-30.
- 36.Козубаев, Ө. Улуу ойчулдуң философиясынан фрагменттер [Текст] / Ө. Козубаев // Кыргызпатенттин "Кабарлары". – Бишкек, 2015. – №1. – 56-58-б.
- 37.Козубаев, Ө. Жусуп Баласагындын социоэтикасы [Текст] / Ө. Козубаев // Кыргызпатенттин "Кабарлары". – Бишкек, 2016. – № 1. – 52-55-б.
- 38.Козубаев, Ө. Обзор инновационной деятельности в Кыргызской Республике [Текст] / Ө. Козубаев // Кыргызпатенттин "Кабарлары". – Бишкек, 2016. – № 2. – С. 6-9.
- 39.Козубаев, Ө. Дүйнөдөгү технопарктар тууралуу [Текст] / Ө. Козубаев // Кыргызпатенттин "Кабарлары". – Бишкек, 2016. – № 2. – 14-17-б.
- 40.Козубаев, Ө. "Кут билим": Тарыхый символикалык этика // Кыргызпатенттин "Кабарлары". – Бишкек, 2016. – № 2. – 40-42-б.
- 41.Козубаев, Ө. Инновациялардын экономиканың өнүгүшүндөгү роль [Текст] / Ө. Козубаев // Кыргызпатенттин "Кабарлары". – Бишкек, 2017. – № 2. – 8-11-б.
- 42.Козубаев, Ө. Чыңгыз Айтматов – улуу адам [Текст] / Ө. Козубаев // Кыргызпатенттин "Кабарлары". – Бишкек, 2018. – № 1. – 40-42-б.
- 43.Козубаев, Ө. Инновациялар – коомдук өнүгүүнүн негизги фактору [Текст] / Ө. Козубаев // Кыргызпатенттин "Кабарлары". – Бишкек, 2019. – №1. – 24-27-б.
- 44.Козубаев, Ө. Мирововзренческая сущность кыргызской традиционной музыки [Текст] / Ө. Козубаев // КР УИАнын "Кабарлары". – Бишкек, 2019. – № 2. – С. 68-70.
- 45.Козубаев, Ө. Роль инноваций в повышении эффективности экономики [Текст] / Ө. Козубаев // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. – Бишкек, 2019. – № 1. – С. 107-111.
- 46.Козубаев, Ө. Улуттук инновациялык системаның теориясы жана практикасы [Текст] / Ө. Козубаев // КР УИАнын "Докладдары". – Бишкек, 2019. – № 1. – 56-60-б.
- 47.Козубаев, Ө. Леонардо да Винчинин этикалык парадоксу [Текст] / Ө. Козубаев // КР УИАнын "Кабарлары". – Бишкек, 2020. – № 1. – 142-147-б.
- 48.Козубаев, Ө. Технологиялардын социалдык-этикалык жагы [Текст] / Ө. Козубаев // И. Арабаев ат. КМУнин "Жарчысы". – Бишкек, 2020. – № 3. – 89-95-б.
- 49.Козубаев, Ө. Онтология этического учения Юсуфа Баласагуни: Опыт философской реконструкции [Текст] / Ө. Козубаев // КР УИАнын "Кабарлары". – Бишкек, 2021. – № 1. – С. 125-130.

50. Козубаев, Ф. Нанотехнологиянын социалдык-этикалык парадокстары [Текст] / Ф. Козубаев // Кыргызстан Эл аралык ун-нин “Кабарлары”. – Бишкек, 2021. – № 1. – 78-83-б.
51. Козубаев, Ф. Онтология традиционной культуры кыргызов [Текст] / Ф. Козубаев // И. Арабаев ат. КМУнин “Жарчысы”. – Бишкек, 2021. – № 4. – С. 70-75.
52. Kosybaew, O. Preservation, integration and renewal of traditional music: theory and practice [Text] / O. Kosybaew // Book of abstracts. – Almaty, 2021. – P. 28-29.
53. Козубаев, Ф. Традиционная культура кыргызов: Онтологический обзор [Текст] / Ф. Козубаев // КР УИАнын “Кабарлары”. – Бишкек, 2022. – № 3. – С.182-186.
54. Козубаев, Ф. Этические учения Аль-Фараби и Юсуфа Баласагуни в контексте историиnomадизма [Текст] / Ф. Козубаев, К. Ш. Карабукаев // КР УИАнын “Кабарлары”. – Бишкек, 2022. – № 1. – С.101-107.
55. Козубаев, Ф. Философская реконструкция этических парадигм Юсуфа Баласагуни [Текст] / Ф. Козубаев // Synesis Universidade Catolica de Petropolis. – Rio de Janeiro, Brasil. – 2022. – Vol. 14, № 1. – P. 391-398. (Web of Science).
56. Козубаев, Ф. Взаимосвязь этноса и природы: Экологические традиции и экологическая культура [Текст] / Ф. Козубаев // Norwegian journal of development of the International Science. – 2022. – № 97, 12 май. – Р. 42-46.
57. Козубаев, Ф. Специфика нравственного сознания в условиях глобализации [Текст] / Ф. К. Козубаев, А. Т. Акматалиев, Н. Н. Камбаралиева // The American scholarly journal Cross-Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES). – 2022. – Vol. 7, N 3. – Р. 107-113.
58. Козубаев, Ф. Философская рефлексия на этический аспект развития науки [Текст] / Ф. Козубаев // КР УИАнын “Кабарлары”. – 2022. – № 4. – С. 74-79.
59. Козубаев, Ф. К вопросу об онтологии понятия “самоидентификация” (на примере современного Кыргызстана) [Текст] / Ф. Козубаев // Кыргыз Респ. УИАнын электрондук журн. – 2022. – №3, вып. 2.
60. Козубаев, Ф. Духовно-нравственные ценности общества - основа развития страны [Текст] / Ф. Козубаев // Кыргыз Респ. УАКынын электрондук журн. – 2022. – №3, вып. 2.
61. Козубаев, Ф. Каада-салттардын жана инновациялардын өз ара байланышы [Текст] / Ф. Козубаев, К. Ш. Карабукаев // КМКТАУнин “Кабарлары”. – 2022. – № 3. – 1366-1371-б.

Козубаев Ф сконбайдын 09.00.03 – философиянын тарыхы адистиги боюнча философия илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденини алуу үчүн жазган «Кыргыз элинин этикалык ойлом тарыхынын динамикасы» аттуу диссертациясынын

РЕЗЮМЕСИ

Негизги сөздөр: философия, этика, ойлом, дүйнө тааным, адам, коом, өнүгүү, гумандуулук, табият, мораль, түшүнүк, диалектика, маданият, жакшылык, жамандык.

Изилдеөнүн объекти. Моралдык аң-сезимдин тарыхый-философиялык парадигма катары каралышы.

Изилдеөнүн предмети. Кыргыз элинин социалдык-этикалык дүйнө таанымынын жана коомдун этикалык моделинин калыптанышы.

Изилдеөнүн максаты. Эмпирикалык этиканын эволюциялык динамикасын кыргыз элинин улуттук этикалык ойлом тарыхынын мисалында изилдөөгө алып, этикалык практика менен теориянын ажырагыс биримдигин тарыхтуулук принципинин негизинде философиялык талдоо.

Изилдеөнүн илимий методдору. Диссертациянын теориялык жана методологиялык негизин диалектикалык логиканын универсалдуу принциптери (жалпы байланыш, өнүгүү, системалуулук, карама-каршылык, тарыхтуулук ж.б.) жана логикалык методдор (анализ жана синтез, абстрактуулуктан конкреттүүлүкке етүү, тарыхыйлуулук жана логикалуулук) түздү.

Алынган натыйжалар жана алардын жаңылыгы.

Кыргыз элинин социалдык-этикалык көз караштарынын генезиси жана эволюциясы алгачкы ирет комплекстүү философиялык анализден еттү. Эмгекте изилдоого байланыштуу илимий адабияттар талданды, философиянын өнүгүү контекстиндеги жакшылык жана жамандык түшүнүктөрү изилденди, моралдын тарыхый-философиялык түшүндүрмөсү каралды, эмпирикалык этиканын табияты ачылды, мифтердин этикалык мазмуну жана фольклордун философиялык-дидактикалык мааниси изилденди, Жусуп Баласагындын жана легендарлуу ойчулдардын гуманисттик этикасынын социалдык маңызы талданды, заманчыл жана демократ ақындардын этикалык идеялары иликтенди, аалам менен адам биримдигинин этикалык жагдайлары жана азыркы илимдин этикасынын глобалдык актуалдуулугу каралды.

Колдонуу чойресү. Диссертациялык иштин теориялык жоболорун кыргыз элинин философиялык-этикалык ойломунун тарыхын мындан аркы изилдөөдө көцири колдонууга болот. Иштин материалдарын аспиранттарга жана студенттерге философиянын тарыхы, маданияттын философиясы, этикалык ойлордун тарыхы жана педагогика боюнча лекцияларды окууда, семинардык сабактарды етүүдө көцири пайдаланса болот. Ошондой эле иликтөөнүн корутундулары адеп-ахлакка байланыштуу иш чараларга көцири пайдаланууга арзыйт.

РЕЗЮМЕ

на диссертацию Козубаева Осконбая "Историческая динамика этической мысли кыргызского народа", представленную на соискание ученой степени доктора философских наук по специальности 09.00.03 – история философии

Ключевые слова: философия, этика, мысль, мировоззрение, человек, общество, развитие, гуманность, природа, мораль, понятие, диалектика, культура, содержание, явление.

Объект исследования. Исследование морального сознания в качестве историко-философской парадигмы.

Предмет исследования. Формирование социально-этического мировоззрения кыргызского народа и этической модели общества.

Цель исследования. Изучение эволюционной динамики эмпирической этики на примере рациональной исторической этической мысли кыргызского народа и её философский анализ в неразрывности единства этической практики и теории на основе исторического принципа.

Научные методы исследования. Теоретические и методологические основы диссертации составили универсальные принципыialectической логики (общая связь, развитие, системность, противоречие, историзм и др.), и общие логические методы (анализ и синтез, восхождение от абстрактного к конкретному, историческое и логическое).

Полученные результаты и их новизна. В диссертации впервые осуществлен философский анализ генезиса и эволюции социально-этической мысли кыргызского народа. В работе изучена научная литература, касающаяся исследования, исследованы понятия добро и зло в контексте развития философии, выявлено историко-философское толкование морали, раскрыта природа эмпирической этики, изучены этическая сущность мифов и философско-дидактическое содержание фольклора, проанализировано социальное значение гуманистической этики Ж. Баласагына и легендарных мыслителей, исследованы этические идеи акынов заманистов и демократов, рассмотрены этические положения единства вселенной и человека, и глобальная актуальность современной этики науки.

Область применения. Теоретические положения диссертационной работы могут быть использованы в дальнейшем исследовании философской, этической мысли кыргызского народа. Материалы работы могут быть использованы при проведении лекционных и семинарских занятий по истории философии, философии культуры, истории этической мысли и педагогике. Так же, результаты исследования найдут широкое применение в мероприятиях нравственного воспитания.

RESUME

For the dissertation of Oskonbay Kozubaev "Historical dynamics of the ethical thought of the Kyrgyz people", submitted for the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 09.00.03 - History of Philosophy

Key words: philosophy, ethics, thought, worldview, human, society, development, humanity, nature, morality, concept, dialectics, culture, content, phenomenon.

Object of Research. Research of moral consciousness as a historical and philosophical paradigm.

Subject of Research. Formation of the socio-ethical worldview of the Kyrgyz people and the ethical model of society.

Aim of the Research. The study of the evolutionary dynamics of empirical ethics on the example of the rational historical ethical thought of the Kyrgyz people and its philosophical analysis in the inseparability of the unity of ethical practice and theory based on the historical principle.

Scientific research methods. The theoretical and methodological foundations of the dissertation were the universal principles of dialectical logic (general connection, development, consistency, contradiction, historicism, etc.), and general logical methods (analysis and synthesis, ascent from the abstract to the concrete, historical and logical).

The results obtained and their novelty. The dissertation for the first time carried out a philosophical analysis of the genesis and evolution of the socio-ethical thought of the Kyrgyz people. The paper studies the scientific literature concerning the research, the concepts of good and evil are researched in the context of the development of philosophy reveals the historical and philosophical interpretation of morality, reveals the nature of empirical ethics, studies the ethical essence of myths and the philosophical and didactic content of folklore, analyzes the social significance of the humanistic ethics of Zh.Balasagyna democrats, considered the ethical provisions of the unity of the universe and man, and the global relevance of modern ethics of science.

Application area. The theoretical provisions of the dissertation work can be used in the further study of the philosophical, ethical thought of the Kyrgyz people. The materials of the work can be used in lectures and seminars on the history of philosophy, philosophy of culture, history of ethical thought and pedagogy. Also, the results of the study will be widely used in the activities of moral education.

Форматы: 60x84/16. Офсет кагазы.
Коломү: 2,75 б.т. Нұсқасы: 50

«Maxprint» басмасында басылды.



Дарсқ: 720045, Бишкек шаары, Ялта кочесу 114
Тел.: (+996 555) 57-47-98
(+996 505) 92-12-02
e-mail: maxprint@mail.ru

